

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

**БАНК ТУТУМУНУН ӨНҮГҮҮ
ТЕҢДЕҢЦИЯЛАРЫ**

2011-ЖЫЛДЫН БИРИНЧИ ЖАРЫМ ЖЫЛДЫГЫ (19)

БИШКЕК, 2011-жыл

РЕДАКЦИЯЛЫК КЕҢЕШ:

Төрага: Чокоев З..
Кеңештин мүчөлөрү: Усубалиев У.А.
Карабаева А.М.
Керимкулова Г.А.
Жакыпов М.Ж.
Садыкова Н.О.
Өмүралиева Н.Э.

Жооптуу катчы: Баобекова У.Ш.

Бул кызматкерлер басылманы даярдоодо негизги аткаруучулардан болушкан:
Баобекова У.Ш. (1-бөлүк), Джапарова Ч.А., Жакишов М. (2-бөлүк),
Искандаров М.Ж. (3-бөлүк), Осмонова З.Т. (4-бөлүк), Козубеков А.А. (5-бөлүк),
Шатманов И.Т. (6-бөлүк).

Уюштуруучусу: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.

Басылма Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон өткөн. Жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо жөнүндөгү 2002-жылдын 18-сентябриндагы №783-күбөлүккө ээ.

© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2011

Басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз, кайрадан басылып чыгарылууга жана кайсыл формада жана кайсы каражаттар менен болбосун таркатылууга тишиш эмес. Басылманы көчүрүп басууда жана которуюда «Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары» басылмасына милдеттүү түрдө таянуу зарыл.

ЖЧК "Принтхаус LTD" полиграфия комплексинде басууга даярдалды жана басылып чыгарылды
Бишкек ш., Шевченко көч., 1
Тел.: (+996 312) 35-29-52, 35-29-64.
Нускасы: 230 даана

Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары

Кыргызстандын банк тутумунун өнүгүшүнө финанссылык ортомчу катары, иликтөөлөрдү жүргүзүү жана ага баа берүү, турукташууга жетишүүдө жана аны колдоп турууда орун алган тоскоолдуктарды, ошондой эле Кыргызстандын банк тутумунун турукташуусунун составдык элементтерине баа берүү «Банк тутумунун өнүгүү тенденциялары» басылмасынын максаты болуп саналат. Басылма 1-январга жана 1-июлгага карата абал боюнча кыргыз, орус жана английс тилдеринде жарыяланып турат.

Маалыматтарды жаңыртуунун акыркы күнү: 2011-жылдын 1-июлу

Басылманын мазмунуна байланыштуу маселелер боюнча:

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын

Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо Баşқармалығына

Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындағы көчө, 101 дареги боюнча,

(996 312) 66 92 52 телефону,

(996 312) 450 450 факсы аркылуу кайрылсаңдар болот.

Электрондук пошта: uboobekova@nbkr.kg.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башка басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету

Жылдык отчет Улуттук банктын жыл ичиндеги бүткөргөн иши жөнүндө толук отчету болуп саналат. Ал экономиканын реалдуу секторундагы өзгөрүүлөрдүн натыйжаларынын кыскача мүнөздөмөсүн, ошондой эле акча-кредит чөйрөсүндөгү Улуттук банктын чечимдерин жана аракеттерин чагылдырат. Өзүнө экономикалык өнүгүү жана акча-кредит саясаты жөнүндө маалыматтарды, финанссылык отчеттүү, Улуттук банк жөнүндө жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана английс тилдеринде басылып чыгарылат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени

Улуттук банктын бюллетени Кыргыз Республикасынын реалдуу сектор, финанссылык жана тышкы экономикалык сектор, ошондой эле мамлекеттик финансы боюнча макроэкономикалык көрсөткүчтөрүн камтыйт. Бюллентенди даярдоодо Кыргыз Республикасынын Улуттук Статистика комитетинин, Финансы министрлігінин, коммерциялык банктардын, Кыргыз Республикасынын Финансы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын жана Улуттук банктын материалдары пайдаланылат. Ай сайын кыргыз, орус жана английс тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм төңдеми

Бул басылмада Кыргыз Республикасының тышкы секторунун өнүгүшүндөгү акыркы тенденциялар чагылдырылат жана төлөм тенденциин аналитикалык жана нейтралдуу формасы, тышкы сооданын түзүмү, эл аралык камдар, тышкы карыз боюнча маалыматтар менен таблицалар, ошондой эле Кыргыз Республикасының эл аралык инвестициялык позициясы камтылат. Басылма чейрек сайын – январь, май, июль жана октябрь айларында жарыяланып турат.

Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама

Баяндама, республикадагы жана анын региондорундагы керектөө бааларынын динамикасынын чагылдырылышын, инфляциянын негизги факторлоруна иликтөөлөрдү, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акча-кредиттик саясат жагындагы чечимдері жөнүндө маалыматтарды камтыйт жана анда келерки чейрекке инфляциялык болжолдоолор көлтирилет. Чейрек сайын кыргыз, орус жана англий тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пресс-релизи

Улуттук банктын пресс-релизи Улуттук банкта жана бүтүндөй банк тутумундагы окуялар түрмөгүн, финансырынуга боюнча ыкчам маалыматтарды камтыйт. Апта сайын кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары

Бул басылма Кыргыз Республикасын банктык мыйзамдарынын пайдубалын түзүүчү ченемдик документтер менен коммерциялык банктарды жана коомчулукту камсыз кылуу үчүн Улуттук банктын ченемдик актыларын расмий жарыялоону билдириет. Басылма айна бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде чыгарылат.

Бардык басылмалар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын буйругу менен бекитилген тизимеге ылайык таркатылат жана <http://www.nbkr.kg> дареги боюнча web-сайтка жайгаштырылат.

МАЗМУНУ

КИРИШҮҮ	7
I. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ-КРЕДИТ СИСТЕМАСЫНЫН АБАЛЫ	8
II. БАНК ТУТУМУНУН АБАЛЫ	10
2.1. Банк тутумунун түзүмү	10
2.2. Тобокелдиктер	16
2.2.1. Кредиттик тобокелдик	16
2.2.2. Ликвиддүлүк тобокелдиги	17
2.2.3. Концентрациялануу тобокелдиги	19
2.3. Капиталдын шайкештик деңгээли	23
2.4. Финансылык натыйжалар	24
2.5. Финансылык ортомчулук көрсөткүч	26
III. БАНКТЫК ЭМЕС ФИНАНСЫ-КРЕДИТ МЕКЕМЕЛЕРИ	28
3.1. Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер тутумунун абалы	28
3.2. Кредит портфелинин түзүмү жана динамикасы	30
3.3. Негизги тобокелдиктер	32
IV. ТӨЛӨМ ТЕНДЕМИ	33
4.1. Төлөм тендеминин түзүмү	33
4.2. Банк продуктылар, тарифтер жана кызмат көрсөтүүлөр	34
4.3. Нак жана нак эмес жүгүртүүлөр	36
4.3.1. Накталай жүгүртүүлөр	36
4.3.2. Нак эмес жүгүртүүлөр	37
4.3.3. Банктык төлөм карттар менен эсептешүүлөр системасы	37
4.3.4. Жол чектери менен операцияларды кошо алганда, чек ара аркылуу өткөрүлүүчү төлөмдөр	39
V. РЕАЛДУУ СЕКТОРДУН АБАЛЫ	41
5.1. Уй чарбасы	41
5.1.1. Банк тутумунун алдындагы милдеттенмелер	42
5.1.2. Калктын аманаттары	42
5.2. Корпоративдик сектор	43
5.2.1. Банк тутумунун алдындагы милдеттенмелер	43
5.2.2 Дебитордук жана кредитордук карыздын абалы	44
5.2.3. Финансылык натыйжалар	45
VI. ФИНАНСЫ СИСТЕМАСЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ	46
VII. АТАЙЫН МАСЕЛЕЛЕР	49
SWIFT Кыргыз Республикасында	49

КИРИШҮҮ

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында банк тутумунун негизги көрсөткүчтөрүнүн, атап айтканда, коммерциялык банктардын активдеринин, милдеттенмелеринин, кирешелүлүгүнүн, кредиттердин жана депозиттик базасынын өсүшү байкалган. Коммерциялык банктардын олуттуу ликвиддүүлүк запасы жана капиталдарынын шайкештигинин жогорку деңгээлде орун алышы тышкы таасирлерге банк тутумунун белгилүү деңгээлде туруштук берүү мүмкүнчүлүгүн, финансылык ортомчулук деңгээлин жогорулатуу, банк тутумунун натыйжалуу ишин камсыз кылуу үчүн потенциалдын бардыгын тастыктайт.

Банк тутумунда экономиканын реалдуу секторун кредиттөө көлөмүнүн өсүшү байкалган. Мында, банк тутумунун кредит портфелинде кардарларга узак мөөнөттүү кредиттердин үлүшүнүн көбөйүү тенденциясы орун алган. Бүтүндөй алганда, система боюнча банктардын кредит портфелинин сапатынын жакшыргандыгы белгиленген.

Жеке адамдардын депозиттеринин өсүш арымынын алгылыктуу арымда катталышы калайык калктын банк тутумуна карата ишениминин сакталып калгандыгын далилдейт. Бүтүндөй алганда, банк тутумунун мөөнөттүү депозиттеринин көлөмүнүн өсүшү банктардын экономиканы орто жана узак мөөнөткө каржылоосун көбөйтүүгө мүмкүнчүлүгүнүн артып жаткандыгын көрсөтөт.

Банктык эмес финансы-кредит мекемелери секторунда кредит портфелинин өсүшү уланган, бул үй чарбалары, чакан жана орто бизнестин кредиттик ресурстарга суроо-талабынын жогорулагандыгы, ошондой эле банктык эмес финансы-кредит мекемелердин операцияларынын кирешелүлүгүнүн өсүшүн далилдейт.

Ошентип, кароого алынып жаткан мезгил ичинде бүтүндөй алганда, Кыргыз Республикасынын финансы-кредит системасынын турукташуусунун алгылыктуу тенденциясы бекемделип жаткандыгы байкалган.

* * * * *

Басылманын "Атайы маселелер" бөлүгүндө банктар аралык SWIFT төлөм системасы жөнүндө маалыматтар чагылдырылган.

I. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ-КРЕДИТ СИСТЕМАСЫНЫН АБАЛЫ


2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча финанссы-кредит системасынын чогуу алгандагы активдери¹ 2010-жылдын ушул эле мезгилиндегиге салыштырганда, 15,9 пайызга көбөйгөн. Мында, бул көрсөткүчтүн өсүшү банк тутуму боюнча байкалган.

Чогуу алгандагы кредит портфелинин ички дүн өнүмүнө (ИДӨ) карата катыш катары аныкталган финанссылык ортомчулук көрсөткүчү² өткөн жылдын ушул эле мезгилиндегиге салыштырганда өсүү менен 19,2 пайызды түзгөн (1.1-график). Банк тутумунун жана БФКМдердин 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгы ичинде кредит портфелинин өсүш армы 2010-жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда, тиешелүүлүгүнө жараша, 11,0 жана 36,3 пайызды түзгөн, ал эми 2010-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгына салыштырганда, тиешелүүлүгүнө жараша 8,4 жана 26,0 пайыз чегинде катталган.


Банктар финанссы-кредит системасында басымдуу абалды ээлеп калууда (1.2-график), ошентип 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгын жыйынтыгы боюнча финанссы-кредит системасынын чогуу алгандагы кредит портфелинде³ алардын үлүшү 68,6 пайызды түзгөн⁴. Бул 2010-жылдын ушул эле мезгилиндегиге салыштырганда 3,7 пайыздык пунктка, ал эми өткөн жылдын экинчи жарым жылдыгындағы салыштырганда 2,7 пайыздык пунктка аз.

Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайды камдардын (РППУ) көлөмүнүн банк тутумунун жана БФКМдердин кредиттөринин көлөмүнө карата катышынын динамикасы, кредит портфелинин сапатынын жакшыргандыгын тастыктайт (1.3-график). 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча БФКМдердин кредит портфелиндеги атайды РППУлардын үлүшү төмөндөп, 2,7 пайызды түзгөн. Ал эми банк тутуму боюнча бул

1.1-график. Финанссы-кредит системасынын (ФКС) кредит портфелинин (КП) өзгөрүү динамикасы, ИДӨга карата пайыздарда



1.2-график. Чогуу алгандагы кредит портфелинин (КП) түзүмү




¹ Финанссы-кредит системасынын иликтөөгө алынып жаткан көрсөткүчтөрү катары бул жерде, Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана банктык эмес финанссы-кредит мекемелеринин көрсөткүчтөрү кароого алынган.

² Акырык 12 ай ичиндеги айқын ИДӨ боюнча маалыматтар эсептөөдө эске алынган.


³ Банк тутумунун кредит портфелинде банкрот абалында калган банктардын кредит портфели да камтылган.

⁴ Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттүн (ПРБО) маалыматтары боюнча.

1.3-график. Банк тутумунун жана БФКМдин кредит портфелдеринде атайын РППУнун деңгээли



1.4-график. Ар кандай ФКМдин кредиттери боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чендерди



Эскертуү: КБ, ул. – улуттук валюта коммерциялык банктарда; КБ, чет. – Чет өлкө валютасында коммерциялык банктарда; КС – кредиттик союздар; МФУ – микрофинансылык уюмдар.

көрсөткүч 2010-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгына салыштырганда 3,3 пайыздык пунктка төмөндөп, 7,4 пайызды түзгөн.

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында өткөн жылдын ушул эле мезгилиндегиге салыштырганда коммерциялык банктардын кредиттери боюнча орточо салмактынып алынган пайыздык чендердин төмөндөгөндүгү, ал эми банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин кредиттери боюнча алардын көбөйгөндүгү байкалган.

Басылманын 1.4-графигинде коммерциялык банктар (улуттук жана чет өлкө валютасында) жана банктык эмес финансы-кредит мекемелери тарабынан берилген кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чендер чагылдырылган, бул кандайдыр бир деңгээлде кредиттик ресурстардын наркынын өзгөрүү багытына жана деңгээлине баа берүү мүмкүнчүлүгүн сунуштайт.

Коммерциялык банктардын чет өлкө валютасында сяяктуу эле, улуттук валютада жаңыдан берилген кредиттер боюнча орточо алынган пайыздык чендердин деңгээли төмөндөгөн. Алсак, 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында өткөн жылдын ушул эле мезгилиндегиге салыштырганда чет өлкө валютасындагы кредиттер боюнча пайыздык чендердин орточо деңгээли 0,2 пайыздык пунктка, ал эми улуттук валютада 1,5 пайыздык пунктка азайган. Мында, банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин, атап айтканда, микрофинансылык уюмдар секторунда сунушталган кредиттер боюнча орточо алынган пайыздык чендердин жогорулагандыгы байкалган. Алсак, 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында өткөн жылдын ушул эле мезгилиндегиге караганда микрофинансылык уюмдардын кредиттери боюнча пайыздык чендердин орточо деңгээли 6,8 пайыздык пунктка көбөйгөн. Ошентип, Кыргызстандын финансы-кредит системасынын кароого алынып жаткан мезгил ичиндеги абалын төмөнкүчө мүнөздөөгө болот:

- финансы-кредит системасынын активдеринин көлөмүнүн көбөйүүсү менен;
- финансылык ортомчулук көрсөткүчүнүн өсүшү менен;
- финансы-кредиттик системасынын чогуу алгандағы кредит портфелинде БФКМдердин үлүшүнүн көбөйүүсү менен;
- коммерциялык банктардын БФКМдердин кредит портфелинин сапаттык мүнөздөмөлөрүнүн жашыруусы менен.

П. БАНК ТУТУМУНУН АБАЛЫ

2.1. Банк тутумунун түзүмү

2011-жылдын 30-июнунуна карата абал боюнча республикада 22 коммерциялык банк, алардын 248 филиалы, 493 аманат кассалары жана 25 көчмө касса иштеп турган. Анын ичинде 50 пайыздан көбүрөөк өлчөмдө чет өлкө капиталы катышкан 10 банкты кошо алганда капиталына чет өлкөлүктөр катышкан 13 банк ишин жүзөгө ашырып турган. Республиканын бардык банктык мекемелери иш мүнөзүнө жараша универсалдуу болуп саналышат.


Төрт проблемалуу банкка: ИАКБ "Акыл" ААКсына, "Манас Банк" ЖАКка, "КыргызКредит Банк" ААКсына, ИБ "Ысык-Көл" ААКсына консервация режими киргизилген.

Банк тутумунун олуттуу бөлүгүн түзгөн калган банктар калайык-калкка банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн жана продуктылардын негизги топтомун сунуштоону камсыз кылып, штаттык режимде иштеп турган.

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында банк тутумунун негизги көрсөткүчтөрү, атап айтканда, коммерциялык банктардын активдери, милдеттенмелери жана депозиттик базасы 2010-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгындағы салыштырганда, өсүшкө жетишилгендигин айгинелөөдө.

Рынок сегменти көз карашынан алганда, "ири", "ортого" жана "майда" банктар¹ тобунан турган банк ту-

2.1.1-график. Банк тутумунун банктар тобу боюнча түзүмүнүн өзгөрүүсү



¹ Бул басылмада иликтөлөрдү жүргүзүү максатында, «ири» банктар катары банк рыногунда үлүшү (d_i) 10% ашкан банктар (суммадык активдерде кредиттерде, депозиттерде жана милдеттенмелерде үлүштүн орточлонгон квадраты), 5% тен 10% чейинкини түзгөндөр «ортого» банктар, ал эми 5% жетпегенди түзгөндөр «чакан» банктар катары түшүндүрүлөт. Бул төмөнкү формула боюнча эсептелет:

$$d_i = \frac{X_i}{\sum_{i=1}^N X_i} \quad \text{мында, } i\text{-банктын банк секторундагы үлүшү,}$$

мында N – иштеп жаткан коммерциялык банктардын саны;

$$X_i = \frac{d_A^2 + d_{Kp}^2 + d_{D}^2 + d_{O\delta}^2}{4} \quad \text{– төмөнкү көрсөткүчтөр боюнча}$$

орточо арифметикалык өлчөм: (d_A^2) – банктардын чогуу алгандагы активдеридеги, кредиттердеги (d_{Kp}^2), депозиттердеги (d_D^2) жана милдеттенмелердеги ($d_{O\delta}^2$) i -банктын активдеринин үлүшүнүн квадраты.

тумунун түзүмүнө анализдөөлөр (2.1.1-график) салыштырма салмагы кароого алынып жаткан мезгил ичинде, тиешелүүлүгүнө жараша, 3,2 жана 1,1 пайыздык пунктика жогорулаган "ири" жана "майда" банктардын рыноктук үлүшүнүн өскөндүгүн далилдөөдө.

Банк тутумунун ири банктар тобуна кирген бир банктын четтетилишине байланыштуу "ири" жана "майда" банктардын рыноктук үлүшүнүн көбөйгөндүгү катталган.

"Ири" банктар сегментин рыноктун үлүштүн 72,2 пайызын ээлеген төрт банк аркылуу чагылдырылган.

Бул банктар банк тутумунун чогуу алгандагы кредиттеринде жогорку үлүштү - 68,4 пайызды, ал эми чогуу алгандагы депозиттик базада (банктардын ж.б. ФКМдердин депозиттерин), ошондой эле жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттерин эске алуусуз (82,7 пайызды, чогуу алгандагы активдерде жана милдеттенмелерде, тиешелүүлүгүнө жараша 76,4 жана 80,5 пайыздык жогорку көрсөткүчтү ээлеген "ири" банктардын катарына кирет.

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде банк тутумунун чогуу алгандагы капиталы 2010-жылдын 31-декабрындагыга салыштырганда, 1,2 пайызга төмөндөгөн.

Коммерциялык банктардын чогуу алгандагы уставдык капиталында чет өлкө капиталынын үлүшү 37,0 пайызды түзгөн (2010-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча 35,0 пайыз) (2.1.2-график.).

Банк тутумунун 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча активдердин өсүшү 6,0 пайыз чегинде катталган. Чогуу алгандагы активдердин түзүмүндөгү өзгөртүүлөрдү кароого алуудан улам (2.1.3-график), банктардын активдеринин 59,0 пайызы иштеген² активдер экендиги белгиленип, алардын үлүшү 2010-жылдын 31-декабрындагы көрсөткүчкө салыштырганда, 2,9 пайыздык пунктка көбөйгөндүгү аныкталган. Мында, банк тутумунун чогуу алгандагы активдеринде ликвиддүү активдердин үлүшү³ 1,7 пайыздык пунктка төмөндөп, 27,0 пайызды түзгөн (2010-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча 28,7 пайыз) (2.1.3-график).

² Иштеп жаткан активдер дегендөн улам, ФКМдерде жайгаштырылган кредиттер, депозиттер эсептериндеги калдыктарды, баалуу кагаздарды жана пайыздык киреше алып келген башка жайгаштырууларды түшүнүү зарыл.

³ Ликвиддүү активдер дегендөн улам, банктардын кассалардагы жана кореспонденттик эсептердеги каражаттарын түшүнүү зарыл.

2.1.2-график. Банк тутумунун уставдык капиталынын түзүмүнүн өзгөрүүсү



Нормативдик деңгээлден ашкан ликвиддүүлүктүн орун алыши, банктарга кароого алышын жаткан мезгил ичинде экономиканы кредиттөөнү көбөйтүүгө өбөлгө түзгөн.

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында "башка" активдердин үлүшү бир аз кыскарып, банк тутумунун чогуу алгандағы активдеринде 14,0 пайызды түзгөн (2010-жылдын 31-декабрында 15,2 пайыз чегинде катталган эле).

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүргүзүү улантылган. Ислам банк ишинин принциптери боюнча жүргүзүлгөн активдүү операциялардын (мурабаха, мудараба, шарика ж.б.) көлөмү⁴ 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча 991,4 млн. сом чегинде катталган (2010-жылдын 31-декабрына карата - 697,4 млн. сом), б.а. 42,2 пайыз чегинде өсүш белгиленген.


Ресурстарды жайгаштыруунун жана экономиканын реалдуу секторун кредиттөөнүн негизги булагы катары депозиттик базасын динамикасын жана түзүмүн⁵ кылдат иликтөөдөн улам, төмөнкүлөрдү белгилөөгө болот. 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында банк тутумунун депозиттик базасынын өсүшү 2010-жылдын 31-декабрындагыга салыштырганда 8,2 пайызды түзүп, депозиттердин суммасы 35,1 млрд. сомго жеткен. Депозиттердин түзүмүндө жеке адамдардын аманаттарынын үлүшү 40,2 пайыз чегинде катталган (2,8 пайыздык пунктка көбөйүү жүргөн). Мында, жеке адамдардын депозиттеринин көлөмүнүн өсүшү 2010-жылдын 31-декабрындагы көрсөткүчке салыштырганда, 16,5 пайызды түзгөн.

Юридикалык жактардын депозиттеринин салыштырма салмагы 45,6 пайыз чегинде болгон (2,2 пайыздык пунктка төмөндөө жүргөн). Мында, юридикалык жактардын депозиттеринин көлөмүнүн өсүшү 2010-жылдын 31-декабрындагыга салыштырганда 3,1 пайыз чегинде катталган.


⁴ Улуттук банк Башкармасы тарабынан бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жузөгө ашырылган операциялар жөнүндө" жобону карагыла.

⁵ Жүргүзүлгөн анализдеөлөрдүн максатында, "депозиттик базага" ишканалардын жана калайык-калктын депозиттери, ошондой эле борбордук бийлик органдарынын депозиттери жана кредиттери камтылган. Мында, жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери жана кредиттери, ошондой эле башка банктардын депозиттери эске алынган эмес.


2.1.3-график. Банк тутумунун активдеринин түзүмүнүн өзгөрүүсү




2.1.4-график. Банк тутумунун депозиттеринин тартуу мөөнөттөрү боюнча түзүмүнүн өзгөрүүсү



2.1.5-график. Банк тутумунун депозиттеринин валюталардың түрлөрү бойонча түзүмүнүн өзгөрүүсү



2.1.6-график. Банк тутумунун кредит портфелинин валюталардын түрлөрү бойонча түзүмүнүн озгөрүүсү



Калган үлүштү (14,2 пайызды) Кыргыз Республикасынын борбордук бийлик органдарынын депозиттери ээлеген. Жалпы депозиттик базанын салыштырмасалмагында депозиттердин бул категориясынын үлүшүнүн төмөндөөсү 0,6 пайыздык пунктту түзгөн.

Иликтөөгө алынып жаткан мезгил ичинде мөөнөттүү депозиттердин үлүшүу банктардын жалпы депозиттик базасынан 32,0 пайыздан 34,5 пайызга чейин өскөндүгү байкалган (2.1.4-график). Мында, жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттеринин өсүшү 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында 13,8 пайызды түзгөн болсо, абсолюттук мааниде алганда 8,51 млрд. сом чегинде катталган.

2011-жылдын кароого алынып жаткан мезгили ичинде банк тутумунун депозиттик базасынын "долларлашуу" денгээлинин бир аз өскөндүгү белгиленген (2.1.5-график). Бул көрсөткүч 2010-жылдын жыйынтыгы боюнча алынган 49,9 пайызга караганда, 50,9 пайызды түзгөн. Юридикалык жактардын чет өлкө валюта-сындагы депозиттеринин үлүшү иликтөөгө алынып жаткан мезгилдин акырына карата 2,6 пайыздык пунктка өсүп (2010-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча 54,5 пайыз), юридикалык жактардын чогуу алгандагы депозиттеринин 57,1 пайызын түзгөн. Ал эми жеке адамдардын чет өлкө валютасындагы депозиттеринин үлүшү отчеттук мезгил ичинде 2,6 пайыздык пунктка азайып, жеке адамдардын чогуу алгандагы депозиттеринин 57,9 пайызын түзгөн (2010-жылдын 31-декабрына карата ал, 60,5 пайыздык пункт чегинде катталган эле.

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгы ичинде банк тутумунун чогуу алгандағы кредит портфели⁶ 8,4 пайыздык өсүшкө ээ болуп, 28,5 млрд. сомду түзгөн. Мында, коммерциялык банктардын кредиттерин "долларлашуу" денгээли төмөндөп, 2011-жылдын 30-июнунда карата абал боюнча 52,1 пайызды түзгөн (2.1.6-график). Байкоого алынган мезгил ичинде банк тутумунун кредит портфелинин "долларлашуу" денгээлинин төмөн-дөөгө карата туруктуу ык коюу тенденциясы орун алгандыгын белгилеп кетүү зарыл.


⁶ Бул жерде жана мындан ары болу катогорияда баардык кредиттер болончул, ошондой эле банктардын ж.б. ФКМдердин кредиттери болончул тиешелүү дисконт камтылбайт. Кредиттер РППУнун эске алуу менен берилген.

Узак мөөнөттүү кредиттердин үлүшү⁷ 62,7 пайыздан 64,5 пайызга чейин көбөйүп, абсолюттук мааниде алганда өсүш 11,6 пайызды түзгөн. Кайтарып берүү мөөнөтү 1 жылга жетпеген кредиттердин салыштырма салмагы 2009-жылдын биринчи жарым жылдыгынан тартып ырааттуу төмөндөп келген, ошондой болсо да алар банк тутумунун кредит портфелинин үчтөн бир бөлүгүнүн көбүрөөгүн түзүүдө (2.1.7-график).

Кредиттер боюнча колдонулуп жаткан пайыздык чендерге баа берүү үчүн пайыздык чендердин вариациялануу коэффициенти, кредиттер боюнча орточо жана орточо салмактанып алынган чендер сыйктуу мүнөздөмөлөрү кароого алынган. Отчеттук мезгил ичинде улуттук валютадагы кредиттер боюнча пайыздык чендер 25,6 пайызды, ал эми чет өлкө валютасындагы кредиттер боюнча 22,0 пайызды түзгөн. 2010-жылдын экинчи жарым жылдыгындағы көрсөткүчтөргө салыштырганда улуттук валютадагы кредиттер боюнча пайыздык чендер 2,1 пайыздык пунктка, ал эми чет өлкө валютасында 0,1 пайыздык пунктка жогорулаган. Кредиттер рыногундагы пайыздык чендердин чиеленүү өлчөмүн көрсөткөн вариациялануу коэффициенти улуттук валютадагы кредиттер боюнча пайыздык чендердин ар тараптуулугунун өсүшүнө карата тенденциясы чагылдырылган, ал эми чет өлкө валютасында бир аз төмөн катталган. 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча улуттук валютадагы кредиттер боюнча орточо пайыздык чен 2010-жылдын 31-декабрына карата алынган маалыматтарга салыштырганда, айрым бир өсүштүн жүргөндүгүн көрсөткөн. Мында, орточо салмактанып алынган пайыздык чендерге салыштаргanda олуттуу "ажырым" байкалган, бул кредиттик каражаттарга карата суроо-талапка жана айрым банктарда төмөнкү пайыздык чен менен ири көлөмдө кредиттердин берилишине байланыштуу келип чыккан. Чет өлкө валютасындагы кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чендердин динамикасы орточо чен денгээлинде сакталып калгандыгы белгиленген (2.1.8, 2.1.9-графиктер)

Ошентип, 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча банк секторунда 2010-жыл-

2.1.7-график. Банк тутумунун кредит портфелинин түзүмүнүн жайгаштыруу мөөнөттөрү боюнча өзгөрүүсү




■ Узак мөөнөттүү кредиттердин үлүшү
■ Кыска жана орто мөөнөттүү кредиттердин үлүшү

2.1.8-график. Улуттук валютадагы кредиттер боюнча пайыздык чендердин мүнөздөмөлөрүнүн өзгөрүүсү



2.1.9-график. Чет өлкө валютасындагы кредиттер боюнча пайыздык чендердин мүнөздөмөлөрүнүн өзгөрүшү



⁷ Бир жылдан ашкан мөөнөткө берилген кредиттер дегендөн улам, узак мөөнөттүү кредиттерди түшүнүү зарыл.

дын жыйынтыгындагыга салыштырганда төмөнкүдөй тенденциялардын орун алгандыгы байкалган:

- чогуу алгандагы активдердин өсүшү;
- банктардын чогуу алгандагы депозиттик базасынын өсүшү;
- кредит портфелинин өсүшү, ал анын "долларлашуусунун" төмөндөө тенденциясы менен коштолгон;
- банктардын чогуу алгандагы кредит портфельде кардарларга узак мөөнөттүү кредиттердин үлүшүнүн көбөйүүсү.

2.2. Тобокелдиктер

2.2.1. Кредиттик тобокелдик


Кредиттик тобокелдик банк ишин коштоп жүргөн негизги тобокелдиктин бири болуп саналат. Ушул бөлүктүн алкагында, өзүндө кредиттик тобокелдиктерди камтышы мүмкүн болгон, банктык операциялар кароого алынат.

Коммерциялык банктар тарабынан кредит портфелинин сапатына баа берүү үчүн кредиттерди классификациялоо¹ системасы колдонулат, бул аларга кредиттердин кайтарылбай калышынан жана тиешелүү камдарды түзүү аркылуу алардын ордун өз учурунда компенсациялоодон улам, орун алуучу потенциалдуу чыгымдардын денгээлин аныктоого мүмкүнчүлүк берет.

Кредит портфелинин сапатына иликтөөлөрдү жүргүзүүдө классификацияланган жана кредит портфелинин сапатын начарлоосун чагылдырган мөөнөтүндө төлөнбөгөн кредиттер өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында кредит портфелиндеги классификацияланган жана мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген кредиттердин үлүшүнүн азайгандыгы байкалган (2.2.1.1-график). Активдердин кайтарылбай калышы тобокелдиги көрсөткүчү (атайы РППУнун жана кредиттик портфелдин катышы) да төмөндөп, 7,4 пайызды түзгөн (2010-жылдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч 10,7 пайыз чегинде катталган эле).


Болочокто кредиттик тобокелдик денгээлинин жогорулап же төмөндөп кетишине таасир эте алган факторлордун бири катары "байкоого алынган" кредиттер катары классификацияланган кредиттердин динамикасын кароого болот. Мындай кредиттердин салыштырма салмагы 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча 3,0 пайыздык пунктка төмөндөп (2.2.1.2-график), 9,3 пайызды түзгөн. Мындан тышкары, жаңыдан түзүлгөн банктын корректировкаланган

2.2.1.1-график. Банк тутумунун кредит портфелиндеги кредиттик тобокелдиктеринин денгээлинин өзгөрүүсү



¹ Кредит портфелинин сапатына баа берүү максатында, бардык кредиттерди кардарлардын банк алдынdagы өз милдеттенмелерин аткаруу мүмкүнчүлүгүне жараша алты категорияга бөлүү караплан (алар классификациялоонун начарлоо тартибине жараша келтирileт): нормалдуу, канаттандыраарлык, байкоого алынган, субстандарттык, шектүү жана жоготуу катары карапландар. Берилген каражаттардын кайтарылып алынышы көз карашынан алганда, ээ эле алтылыксыз мүнөздөмөгө ээ катары караплан акыркы уч категорияга кирген кредиттерди "иштебеген" же "классификацияланган" кредиттерге чегерүү кабыл алынган. Банк, ар бир көрсөтүлгөн алты катарияга берилген кредиттердин суммасынан пайыз катары аныкташып, ошол категорияларга шайкеш кам түзүүгө милдеттүү.

2.2.1.2-график. Банк тутумундагы кредит портфелин классификациялоонун өзгөрүүсү



2.2.1.3-график. "Накта" кредиттер деңгээлинин өзгөрүүсү



балансынын бекитилишине жана андан "жаман" кредиттердин чыгарылып салынышына байланыштуу "жоготуу" катары классификацияланган кредиттердин үлүшү да олуттуу төмөндөгөн.

Коммерциялык банктар тарабынан түзүлгөн камдардын чогуу алгандагы көлөмү кредиттердин жалпы портфелинин 9,4 пайзызы чегинде катталган.

2010-жылдын 31-декабрына карата бул көрсөткүч 12,8 пайызды түзгөн.

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча "таза" кредит портфелинин салыштырма салмагы (түзүлгөн атайды РППУну минуска чыгаргандан кийинки кардарларга берилген кредиттер боюнча карыздардын калдыктары) бүтүндөй банк тутумунун чогуу алгандагы активдеринин 43,0 пайзызын түзгөн (2.2.1.3-график), ал 2010-жылдын жыйынтыгына салыштырганда, РППУнун азайуусуна жана кредит портфелинин өсүшүнө байланыштуу 2,9 пайыздык пунктка көбөйгөн.

Бүтүндөй алганда, банк тутуму боюнча жалпы кредит портфелиндеги классификацияланган кредиттердин үлүшүнүн жана РППУга сартоолордун азайуусуна байланыштуу, кредиттик тобокелдиктерди мүнөздөгөн көрсөткүчтөрдүн төмөндөгөндүгү белгиленген.

2.2.2. Ликвиддүүлүк тобокелдиги

Калайык-калктын банк тутумуна карата ишеними банктардын өзүнө алган милдеттенмелерин учурунда аткаруусуна жараша калыптанат, бул аларда жетиштүү деңгээлдеги ликвиддүүлүктүн болушун болжолдойт. Ликвиддүүлүк тобокелдиги жөнгө салуу максаттарында утурумдук ликвиддүүлүк экономикалык ченеминин жардамы менен бааланат².

Банк тутумунун ликвиддүүлүк көрсөткүчүнүн айкын деңгээли жетиштүү негизде жогору бойдон сакталып турган. Орточо алганда, бүтүндөй банк тутуму боюнча бул көрсөткүчтүн 2011-жылдын 30-июнуна карата эсептелинген мааниси 73,1 пайызды түзгөн (2.2.2.1-график).

Депозиттердин туруктуулугу депозиттер жана кредиттер дюрациясынын катышы, ошондой эле каражат-

² Утурумдук ликвиддүүлүк экономикалык ченеми - Улуттук банк тарабынан белгиленген, банк милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон ченемдердин бири болуп саналат. Ага ылайык, ликвиддүү активдер кыска мөнөттүү милдеттенмелердин көмүндө 30 пайзызы деңгээлинде болууга тийиш.

тар булагынын туруктуулук коэффициентинин өлчөмү менен мүнөздөлөт³.


Кароого алышып жаткан мезгил ичинде депозиттерди тартуунун орточо мөөнөттөрү менен кредиттерди жайгаштыруунун ортосундагы ажырым улам кеңейип олтурган (2.2.2.2-график). 2011-жылдын 30-июнуна карата абал боюнча ал 22,4 пайыздык пункту түзгөн, ушунун өзү белгилүү бир шарттарда ликвиддүүлүктү тескөө процессин татаалдатышы мүмкүн болгон дезинтермедиациялоонун⁴ көмүскө тобокелдиктеринин орун алышын тастыктайт, бул жерде ошондой эле, кредиттердин айрым бир бөлүгү депозиттерден (капитал, финанслык мекемелерден, узак мөөнөттүү карыз алуулардан ж.б.) айрымаланып, башка узак мөөнөттүү булактардын эсебинен банктар тарабынан каржыланышын да эске алуу зарыл. Бул факт, кандайдыр бир деңгээлде жогоруда белгilenген тобокелдиктиң келип чыгуу ыктымалдуулугун төмөндөтүшү мүмкүн.

Ушул бөлүктүн 2.2.2.3-графигинде финанслык каражаттар булагынын туруктуулук коэффициентинин, депозиттик базанын "таза" кредиттик портфелге карата катышынын динамикасына салыштыргандагы өзгөрүүсү чагылдырылган.


Жылдын биринчи жарым жылдыгында депозиттик базадагы мөөнөттүү депозиттердин үлүшүнүн өскөндүгү катталган (2010-жылдын 31-декабрынdagы 32,0 пайыздан 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча алынган 34,5 пайызга чейин), бул берилген кредиттердин мөөнөттөрүн узартуу үчүн ресурстук потенциалды жогорулатуудан көрүнгөн. Демек, 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында банк тутумундагы кредиттердин дюрациясы да 25,9 айдан 26,9 айга чейин өскөн (2.2.2.2-графикти карагыла), бул каражаттар булагы менен аларды жайгаштыруу мөөнөттерүнүн макулдашуусу шартында тобокелдиктиң бир аз төмөндөшүн айгинелейт.

Депозиттер көлөмү менен "таза" кредиттер деңгэлинин катышынын 2010-жылдын жыйынтыгы боюнча белгilenген 1,2 мааниден 2011-жылдын биринчи жа-

2.2.2.1-график. Күндөлүк ликвиддүүлүктүн эсептөө маанисинин өзгөрүү динамикасы



2.2.2.2-график. Банк тутумундагы кредиттердин жана депозиттердин дюрациясынын өзгөрүү динамикасы



³ Финанслык каражаттар булагынын туруктуулук коэффициенти банк тутумунун депозиттеринин жалпы суммасындагы мөөнөттүү депозиттердин үлүшү (пайыздардагы) менен мүнөздөлөт.

⁴ Дезинтермедиация - инфляциялык күтүүлөрдүн күч алышынан жана/же башка кооптуу күтүүлөрдөн улам келип чыккан тынчсыздануунун натыйжасында, белгilenген мөөнөтүнөн мурда калайык-калк тарабынан салынган аманаттардын массалык түрдө алышыши процесси.

2.2.2.3-график. Банк тутумунун ликвиддүүлүк факторлоруна баа берүү



рым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча 1,1 чейин төмөндөшү, кароого алышып жаткан мезгил ичинде кредиттик операцияларды көбөйтүү үчүн ликвиддүүлүктүн бир аз запасы орун алыш турган болсо да, тартылган каражаттарды натыйжалуу пайдаланууну арттыруунун жыйынтыгынан болгон (2.2.2.3-график).

Ал эми ушул бөлүктүн 2.2.2.4-таблицасында банктардын 2011-жылдын 30-июнуна карата абал боюнча финанссылык активдеринин жана милдеттенмелеринин төлөө мөөнөттөрү жөнүндө маалыматтар билдирилген. Бүтүндөй алганда, банктардын финанссылык милдеттенмелери финанссылык активдер менен орду жабылган, мында, келип чыккан "ажырым" (активдердин милдеттенмелерден артып турушу) 15,3 млрд. сомду, ал эми кредиттер жана депозиттер боюнча 12,6 млрд. сомду түзгөн.

Терс ажырым 90 күнгө чейинки аралыктан байкалган. Мында, 180 күнгө чейинки кумулятивдик "ажырым" "минус" 4,0 млрд. сомду түзөөрүн жана банктардан өз финанссылык милдеттенмелерин аткаруусу үчүн активдерди жана милдеттенмелерди тескөөгө алууга өзгөчө көнүл бурууну талап кылаарын көрсөткөн (б.а. 2011-жылдын экинчи жарым жылдыгынын ажырымнаа чейин).

2.2.2.4 -таблица. Финанссылык активдердин жана милдеттенмелердин ордун жабуу (млн. сом)

Аталашы	Төлөө мөөнөтү						Бардыгы болуп
	30 күнгө чейин	31 күндөн 90 күнгө чейин	91 күндөн 180 күнгө чейин	181 күндөн 365 күнгө чейин	365 күндөн жогору		
1. 1. Бардыгы болуп финанссылык активдер анын ичинде кардаптарга кредиттер жана финанссылык ижара	24 765,4	2 934,1	4 021,8	8 187,6	24 359,1	64 268,0	
	1 097,4	1 279,7	2 413,1	5 329,9	18 407,0	28 527,1	
2. 2. Бардыгы болуп финанссылык милдеттенмелер анын ичинде жеке адамдардын депозиттери жана юридикалык жасактардын мөөнөттүү депозиттери	28 316,8	4 977,4	2 476,7	4 901,6	8 334,5	49 006,9	
	6 933,8	1 616,0	1 926,0	3 209,8	2 278,3	15 963,9	
3. 3. Бардыгы болуп ажырым анын ичинде кредиттер жана депозиттер боюнча ажырым	-3 551,4	-2 043,3	1 545,1	3 286,1	16 024,6	15 261,1	
	-5 836,4	-336,3	487,1	2 120,0	16 128,7	12 563,2	

2.2.3. Концентрациялануу тобокелдиги

Депозиттердин концентрациялануу өзгөчөлүктөрү. 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында, 2.2.3.1-графикте көрүнүп тургандай эле, депозиттердин банк тутуму боюнча концентрациялануу деңгээли жогорулаган, ошондой эле депозит рыногунда бир банк-

тын максималдуу үлүшү да жогорулаган. Депозиттер рыногунун катышуучулар арасында концентрацияланышы⁵ жалпы кабыл алынган градация көз карашынан алганда, өткөн эки мезгилдегиден айрымаланып, алгылыктуу чекте (10 пайыздан жогору) болгон, ал эми бир банктын максималдуу үлүшү 16,7 пайыздан 20,3 пайызга чейин көтөрүлгөн.

Мындан тышкary, улуттук жана чет өлкө валютасындагы депозиттердин концентрацияланусу 9,9 пайыздан 11,8 пайызга чейин жана 10,7 пайыздан 12,1 пайызга чейин жогорулаган (2.2.3.2-график).

Башка көрсөткүчтүн - "Төрт ири банктын үлүшүнүн" жардамы менен банк тутумундагы концентрациялануу денгээлине баа берүү, депозиттердин концентрацияланусунун 55,6 пайыздан 58,1 пайызга чейин жогорулагандыгын тастыктаган. Мында, ушул ири төрт банктын курамы 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында өзгөрүүсүз калган.


Кредиттердин концентрациялануу өзгөчөлүгү. 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында банк тутумунун кредит портфелинин өсүшү кредиттердин концентрациялануу денгээлине таасир эткен. Кредиттер рыногунда кайсыл бир банктын максималдуу үлүшү 18,4 пайыздан 19,8 пайызга чейин жогорулаган. (2.2.3.3-график).

Ал эми "Төрт ири банктын үлүшү" көрсөткүчү боюнча, кароого алынып жаткан мезгил ичинде кредиттердин концентрацияланусу 49,5 пайыздан 52,3 пайызга чейин жогорулагандыгын белгилөөгө болот. Мында, ушул төрт ири банктын курамы өзгөргөн эмес. 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында чет өлкө валютасындагы кредиттердин концентрациялануу көрсөткүчү 12,8 пайыз денгээлине чейин жогорулаган, ал эми улуттук валютадагы кредиттер боюнча 2,2 пайыздык пунктка, 9,1 пайыздан 11,3 пайызга чейин көтөрүлгөн, Кредиттердин концентрациялануу градациясы өзгөрүп, "алгылыктуу чекте" сакталып калган (2.2.3.4-график).


Кредиттердин экономика тармактары боюнча

⁵ Концентрациялануу тобокелдигине "жогору", "алгылыктуу" же "төмөн" чекте сыйктуу баа берүү концентрациялануу денгээлинин жалпы кабыл алынган градациясына негизделген. Алсак, концентрациялануу тобокелдиги, эгерде анын денгээли 10 пайызга чейинкини түзсө "төмөн", 10 пайыздан 18 пайызга чейинкини түзсө "алгылыктуу", ал эми 18 пайыздан жогору болсо, "жогорку" денгээлде деп эсептелинет. Мисалы, 50 пайызга барабар болгон концентрациялануу индекси рынокко бирдей үлүштөгү 2 катышуучунун, ал эми 33 пайызда 3 катышуучунун катышуусуна эквиваленттүү.


2.2.3.1-график. Депозиттердин концентрацияланусунун өзгөрүшү



2.2.3.2-график. Валюталардын түрлөрү боюнча депозиттердин концентрацияланусу



2.2.3.3-график. Кредиттердин концентрацияланусунун өзгөрүүсү



2.2.3.4-график. Валюталардын түрлөрү боюнча кредиттердин концентрацияланусу



концентрациялануу тобокелдигине жүргүзүлгөн анализдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча концентрациялануу денгээлинин тармакка жараша "төмөндөн" "жогоркуга" чейин өзгөрүп тургандыгы байкалган (2.2.3.5-таблица). Байланыш, даярдоо, кайра иштетүү жана социалдык кызмат көрсөтүүлөр сыйктуу тармактарда кредиттердин концентрациялануу денгээли арткан, бул, белгиленген тармактарды 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында кредиттөөдө айрым банктардын жигердүү иш алыш баргандыгын далилдейт. 2011-жылдын кароого алышып жаткан мезгил ичинде банктардын чогуу алгандагы кредит портфелиинин түзүмүндө айыл чарбасына жана соодага кредиттердин үлүшүнүн айрым бир өсүшкө ээ болгондугу байкалган. Ошол эле учурда курулушка жана ипотекага кредиттер боюнча төмөндөө белгиленген. Банктардын чогуу алгандагы кредит портфелиинин түзүмүндө соода жүргүзүүгө, айыл чарба көркөтөөлөрүнө жана ипотекага берилген кредиттердин үлүшү жогору болгон. Бул, ушул тармактарды айрым банктардын кредиттөөсүндө кыйла жогорку тобокелдиктер камтылгандыгы тууралуу айтып турат (2.2.3.6-таблица).

Ошентип, Кыргыз Республикасынын банк тутумунда 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында улуттук валютада сыйктуу эле, чет өлкө валютастында депозиттердин концентрацияланышынын өскөндүгү катталган. Улуттук валютада сыйктуу эле, чет өлкө валютастындағы кредиттер боюнча концентрациялануу денгээли өсүшкө ык коюу тенденциясына ээ болгон. Кредиттердин экономика тармактары боюнча концентрациялануу денгээли бүтүндөй алганда банк тутуму боюнча "төмөндөн" "жогоркуга" чейин өзгөрүп турган.

2.2.3.5-таблица. Банк ишинин экономиканын тармактарын кредиттөө боюнча концентрациялануусу*

	31.12.08	30.06.09	31.12.09	30.06.10	31.12.10	30.06.11	Откөн мезгилге карата четтөө (пайыздык пункттарда)
Өнөр жайы	18,6	15,7	15,8	15,5	18,7	15,8	-2,9
Айыл чарбасы	50,3	50,0	48,6	43,9	42,0	38,8	-3,2
Транспорт	24,3	23,3	20,5	20,7	19,7	20,2	0,5
Байланыш	72,6	67,2	97,3	75,0	73,1	86,9	13,8
Соода	11,5	10,9	11,9	11,0	7,1	8,3	1,3
Даярдоо жана кайра иштетүү	32,7	34,8	39,9	30,9	23,4	35,3	11,9
Курулуш	13,5	12,0	12,0	10,5	10,6	12,3	1,7
Ипотека	17,9	17,8	19,1	20,6	21,6	24,1	2,5
Үй чарбасы	11,7	12,2	11,8	11,4	12,1	12,1	-0,0
Соц. кызмат көрсөтүүлөр	65,5	40,1	40,6	41,5	41,2	49,1	8,0
Жана башкалар	15,5	16,6	18,0	18,2	18,0	22,1	4,2

* Концентрациялануу Херфиндалдын индексинин негизинде аныкталат, ал банктардын тармактарды кредиттөөнүн жалпы көлөм-үндөгү салыштырма салмагынын квадраттык суммасы катары эсептелинет. Концентрациялануунун 100 пайызга барабар индекси рыноктун белгилүү бир сегментин толугу менен монополизациялоону, 50% - бирдей үлүштөгү эки катышуучуну, 33%- 3 катышуучуну жана башканы түшүндүрөт.

2.2.3.6-таблица. Банктардын кредит портфелиинин экономиканын тармактары боюнча түзүмү

	31.12.08	30.06.09	31.12.09	30.06.10	31.12.10	30.06.11	Откөн мезгилге карата четтөө (пайыздык пункттарда)
Өнөр жайы	5,7	6,1	5,5	5,3	5,6	5,7	0,05
Айыл чарбасы	11,5	12,1	12,2	13,0	12,7	14,0	1,28
Транспорт	1,0	1,0	1,0	1,1	1,3	1,2	-0,02
Байланыш	0,5	0,4	0,1	-	0,0	0,0	0,01
Соода	36,1	38,2	41,5	43,0	43,0	44,7	1,72
Даярдоо жана кайра иштетүү	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,09
Курулуш	9,5	8,5	7,7	7,5	7,7	6,1	-1,65
Ипотека	14,0	13,2	12,3	11,4	10,8	9,6	-1,16
Үй чарбасы	8,3	7,8	8,0	7,3	7,1	7,7	0,61
Соц. кызмат көрсөтүүлөр	0,4	0,2	0,1	0,2	0,3	0,5	0,18
Жана башкалар	12,4	12,2	11,2	10,9	11,3	10,2	-1,10
Жыйынтыгында	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x


2.3. Капиталдын шайкештик деңгээли

Банк ишине мүнөздүү болгон бардык тобокелдиктер түпкүлүгүндө келип, анын финанссылык натыйжаларынан көрүнүү менен (тике чыгымдар түрүндө сыйкаттуу эле, тиешелүү камдарды түзүүгө чыгашалар аркылуу келечекте чыгымдардын келип чыгуу ыктымалдыгынын орун алышы менен) банктын мүмкүн болуучу алгылыксыз өзгөрүүлөргө туруштук берүү мүмкүнчүлүгүн мүнөздөгөн өздүк каражаттарынын - капиталынын өлчөмүнө таасирин тийгизет.

Капиталдын шайкештик ченеминин 12,0 пайыз деңгээлиндеги минималдуу маанисин белгилөөдө, банк тутуму боюнча орточо алганда бул көрсөткүч, 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча 28,2 пайызды түзгөн (2.3.1-график). Банк тутумунун 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгы ичинде капиталдын шайкештик деңгээлинин төмөндөшү, коммерциялык банктардын таза суммардык капиталынын айрым бир төмөндөөсү шартында, тобокелдик деңгээли боюнча салмактанып алынган активдердин өсүшүнө байланыштуу келип чыккан. Мында, капиталдын шайкештигинин айын деңгээли (28,2 пайыз) тобокелдиктүү жана кирешелүү активдердин көлөмүн, башка банктардын ишиндеги тобокелдиктин жол берилген нормативдик деңгээлинен ашырбастан туруп, дээрлик 2,5 эсеге кошумча көбөйтүүгө мүмкүндүк бермек.

Жогоруда белгиленгендер банк тутумунун абалы кароого алынып жаткан мезгилдеги терс таасирлерге туруштук бере алуу мүмкүнчүлүгүн жана финанссылык ортомчулук деңгээлин, ошондой эле банк тутумунун натыйжалуу иштөө мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн белгилүү бир потенциалдын калыптангандыгын тастыктайт.

2.3.1-график. Банк тутумунун капиталынын шайкештик көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүүсү



2.4. Финансылык натыйжалар

Банк ишинин кирешелүүлүгүнүн негизги көрсөткүчүнөн болуп, алынган пайданын активдердин орточо деңгээлине карата катышы катары аныкталган активдердин кирешелүүлүк коэффициенти (ROA), ошондой эле алынган пайданын биринчи деңгээлдеги капиталдын орточо өлчөмүнө карата катышы катары аныкталган, салынган капиталдан кирешелүүлүк деңгээли ROE саналат.

Кыргыз Республикасынын банк тутумунда 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча ROA жылдык эсептөөдө 2,7 пайызды (2010-жылдын жыйынтыгы боюнча - 1,2 пайызды), ал эми ROE жылдык эсептөөдө 14,4 пайызды түзгөн (2010-жылдын жыйынтыгы боюнча 7,1 пайыз).


Банк тутумунун кирешелүүлүгүнүн активдердин орточо маанисине карата катышынын негизги көрсөткүчтөрү боюнча таза пайыздык кирешенин өсүшү байкалган (6,0 пайыздан 7,0 пайызга чейин), бул пайыздык кирешелердин жогорулоосунун эсебинен жүргөн (2.4.1-таблица).

Банк тутумунун кирешелүүлүгүнүн негизги көрсөткүчтөрү
(бир мезгил ичинде активдердин орточо маанисине карата пайыздарда (жарым жыл ичинде)

	30.06.09	31.12.09	30.06.10	31.12.10	30.06.11
Бардыгы болуп пайыздык кирешелер	10,0	9,6	9,3	8,3	9,8
Бардыгы болуп пайыздык чыгашалар	3,6	3,3	2,8	2,3	2,8
Таза пайыздык киреше	6,4	6,3	6,5	6,0	7,0
РППУга чегерүүлөр (кредиттер боюнча)	0,9	0,6	2,3	1,1	0,2
РППУга чегерилгендөн кийинки таза пайыздык киреше	5,5	5,7	4,1	4,9	6,8
Бардыгы болуп пайыздык эмес кирешелер	17,8	16,8	16,7	18,8	25,0
Бардыгы болуп пайыздык эмес чыгашалар	13,8	12,5	13,1	15,2	20,6
Бардыгы болуп башка операциялар жана администр. чыгашалар	6,4	6,8	7,2	6,5	7,8
РППУга чегерүүлөр (башка активдер боюнча)	0,3	0,3	11,5	0,4	0,3
Салык салууга чейинки таза киреше (чыгым)	2,8	2,8	-11,0	1,5	3,2
Пайдага салык	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
Таза киреше (чыгым)	2,5	2,5	-11,2	1,2	2,8
Бир мезгил ичинде активдердин орточо мааниси (млрд. сом)	61,6	64,1	63,8	60,9	55,6

Коммерциялык банктардын пайыздык эмес кирешелердин жана чыгашаларын кароодо пайыздык эмес кирешелердин (активдердин орточо деңгээлине карата 18,8 пайыздан 25,0 пайызга чейин жана пайыздык эмес чыгашалардын 15,2 пайыздан 20,6 пайызга чейин)

2.4.2-график. Активдердин кирешелүүлүгүнүн динамикасы



2.4.3-график. Операциялардын айрым түрлөрүнүн кирешелүүлүгүнүң көрсөткүчтөрү



өскөндүгү катталган. Мында банктардын операциялык жана административдик чыгараларынын деңгээли 1,3 пайыздык пунктка жогорулаган.

Пайдадан салык боюнча чегерүүлөрдүн деңгээли иш жүзүндө өзгөрүүсүз калган, ошентип 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгы учун таза пайда активдердин орточо маанисине карата 2,8 пайыздык түзгөн.

Абсолюттук мааниде алганда 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгы боюнча банк тутумунун таза пайдасы 0,79 млрд. сомду түзгөн (2010-жылдын ушул эле мезгилинде чыгымдын өлчөмү 3,6 млрд. сом чегинде катталган), ал эми 2010-жылдын жыйынтыгы боюнча алынган таза пайда 0,74 млрд. сом чегинде катталган (2.4.2-график).

Кредиттер боюнча пайыздык кирешенин берилген кредиттер боюнча карыздардын калдыктарынын орточо маанисине карата катышы катары аныкталган кредит портфелинин кирешелүүлүгү 2,3 пайыздык пунктика жогорулап, кароого алынып жаткан мезгилдин жыйынтыгы боюнча 18,2 пайыздык түзгөн (2.4.3-график). Бул өсүш банк тутумунун кредит портфелинин сапатынын жакшыруусу менен шартталган.

2011-жылдын 30-июнуна карата активдердин кызматкерлердин санына карата катышы 7,0 млн. сомду түзгөн (2010-жылдын 31-декабрина карата 6,8 млн. сом). Бул көрсөткүчтүн катталган өсүшү чогуу алгандагы активдердин 6,0 пайызга өсүшүнө жана кызматкерлердин санынын 4,1 пайыз чегиндеги кыйла төмөнкү өсүш арымына байланыштуу болгон. Ошентип, 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында проблемалуу банктардын чыгым тартуусуна карабастан, негизинен пайда алуу менен иштөөгө жетишкен. Мында, банк тутумунун капиталынын шайкештиги ченеминин орточо маанисинин деңгээли банктардын активдүү операцияларды кошумча кенеңтүүгө мүмкүнчүлүгүн чагылдырган. Кирешелүү активдердин үлүшүн андан ары жогорулатуу активдерди натыйжалуу пайдаланууну арттыруу факторунан болуп калмак.

2.5. Финансылык ортомчулук көрсөткүчү

Финансылык ресурстарды төлөөгө жөндөмдүү карыз алуучулар менен экономика тармактарынын ортосунда кайрадан бөлүштүрүү үчүн топтогон финанссылык ортомчу катары банк секторунун ролу, түздөн-түз банктардын ишинин өнүгүү деңгээлине жана анын наыйжалуулугуна жараша болот.

Депозиттердин көлөмүнүн¹ ИДӨнүн өлчөмүнө карата катышы² отчеттук жылдын экинчи жарым жылдыгынын акырында 14,8 пайыз чегинде катталган, бул биринчи жарым жылдыгынын акырындагы ушул көрсөткүчтөн 14,2 пайызга (2.5.1-график) жогору. Бул көрсөткүчтүн өсүшү 2010-жылдын экинчи жарым жылдыгында банк тутумуна карата ишенимдин сакталып катышы жана депозиттердин алгылыктуу өсүш арымдары (8,6 пайыз), ошондой эле ИДӨнүн өсүш арымынын салыштырмалуу төмөн (4,1 пайыз) болушу менен шартталган.

Кардарларга берилген кредиттердин жалпы көлөмүнүн ИДӨнүн көлөмүнө карата катышы 0,2 пайыздык пунктка төмөндөө менен 12,4 пайызды түзгөн (2.5.2-график).

2010-жылдын экинчи жарым жылдыгынын акырына карата кредиттердин көлөмү, ушул эле жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгына салыштырганда 2,4 пайызга көбөйүү менен 26,3 млрд. сом чегинде катталган.


Кредиттер боюнча катышын депозиттердин көлөмүнө карата катышы 2010-жылдын биринчи жарым жылдыгындагы 88,6 пайызга карши, 83,5 пайызды түзгөн, бул депозиттердин бир кыйла өсүшү менен байланыштуу болгон жана ресурстук базаны пайдаланун жакшыргандыгын далилдеп турат (2.5.3-график).

Отчеттук жылдын экинчи жарым жылдыгынын акырына карата улуттук валютада жаңы берилген кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен 23,1 пайызды (2010-жылдын биринчи жарым жылдыгындагыга салыштырганда 0,5 пайыздык пунктка төмөндөгөн) түзгөн. Чет өлкө валютасында жаңыдан берил-

2.5.1-график. Депозиттер көлөмүнүн динамикасы жана ИДӨгө карата депозиттердин катышы




2.5.2-график. Кредиттер көлөмүнүн динамикасы жана ИДӨгө карата кредиттердин катышы




¹ Бул бөлүктө депозиттер дегендөн улам, ишканалар менен калайык-калктын депозиттерин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын барлык органдардын депозиттерин жана кредиттерин түшүнүү зарыл.

² Эсептөөдө ақыркы 12 ай ичиндеги номиналдык ИДӨ боюнча маалыматтар пайдаланылган.

2.5.3-график. Кредиттердин депозитерге карата катышынын динамикасы



2.5.4-график. Активдердин көлөмүнүн динамикасы жана активдердин ИДӨГө карата катышы



ген кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган чен кароого алынып жаткан мезгилдин акырына карата 18,1 пайызды түзүү меен 1,7 пайыздык пунктка төмөндөгөн.

Улуттук валютада жаңы кабыл алынган кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен 2,0 пайызды түзгөн (2010-жылдын биринчи жарым жылдыгына салыштырганда өсүш 0,1 пайыздык пункт). Чет өлкө валютасында жаңыдан кабыл алынган депозиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен 0,03 пайыздык пунктка көбөйгөн жана отчеттук жылдын экинчи жарым жылдыгында 1,01 пайызды түзгөн.

Пайыздык чендердин жогорку спреди (улуттук валютада 21,1 пайыз жана чет өлкө валютасында 17,1 пайыз) кредиттик тобокелдиктиң жогорку деңгээлде сакталып калышы жана кредиттик каражаттарга карата сурооталаптын канаттандырылбашы менен шартталган.

Финанслык ортомчулук деңгээли көз карашынан суммардык активдердин ИДӨГө карата катышы көрсөткүчүнүн жогорулагандыгын белгилеп кетүү зарыл (2.5.4-график, эсептөөлөр "АУБ" ААКсынын маалыматтарын корректировкаласуз көлтирилген). Алсак, 2010-жылдын экинчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча бул катыш 27,6 пайызды, ал эми экинчи жарым жылдыктын акырына карата 25,5 пайызды түзгөн.

Финанслык ортомчулук көрсөткүчүнүн калыптанган деңгээли, дале болсо салыштырмалуу төмөн маанигэ ээ, ушуга байланыштуу банк тутумунун ишин андан-ары өнүктүрүүгө жана анын натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүнчүлүк бар.

Коммерциялык банктардын тобокелдиктерге жалпы дуушарлануусу, қыска мөөнөттүк мезгил аралыгында банк тутуму айрым бир финанслык тобокелдиктерге туруштук берүүгө дарамети жете тургандыгын айгинелөөдө. Ошондой болсо да, жалпы макроэкономикалык жана саясий жагдайдын андан-ары начарлоосу жана валюта курстарынын өтө эле өзгөрүлмөлүлүгү кредит портфелинин сапатынын жана банктын башка көрсөткүчтерүнүн олуттуу начарлап кетүүсүнө алып келиши ыктымал.

III. БАНКТЫК ЭМЕС ФИНАНСЫ-КРЕДИТ МЕКЕМЕЛЕРИ

3.1. Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер тутумунун абалы

Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер тутуму (мындан ары - БФКМ) Улуттук банк тарабынан жөнгө салынган төмөнкү мекемелерди өзүндө камтыйт: (3.1.1-таблица):

- Кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы ("Финкомпания" ЖЧКсын);
- Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фондусу ("БРАФ" ЖЧКсын);
- кредиттик союздарды (КС);
- микрофинансылык компанияларды (МФК), микро-кредиттик компанияларды (ММК), микрокредиттик агенттикерди (МКА) камтыган микрофинансылык уюмдарды (МФУ)
- алмашуу бюросун.

3.1.1-таблица. Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелердин санынын динамикасы


Атальшы	2007	2008	2009	30.06.2010	2010	30.06.2011
БРАФ ЖЧКсы	-	-	1	1	1	1
Өнүктүрүү фондусу ЖАК	-	-	1	-	-	-
Финкомпания	1	1	1	1	1	1
МФУ	233	291	359	380	397	424
Кредиттик союздар	272	248	238	229	217	207
Ломбардлар	181	196	231*	-	-	-
Алмашуу бюролору	318	353	372	336	290	274
Жыйынтыгында	1005	1089	1203	947	906	907

* Маалыматтар 2009-жылдын 1-сентябрьна карата абал боюнча. Лицензиялоо 2009-жылдын 8-сентябрьнан тартып жокко чыгарылган.

Кредиттик союздардын жана алмашуу бюролорунун санынын кыскарышынын эсебинен БФКМдердин саны да кыскарып жаткандыгы байкалдууда.

2011-жылдын 30-июнуна карата абал боюнча мэзгил-мезгили менен берилүүчү отчетторго ылайык, БФКМдердин чогуу алгандагы активдери 17,6 млрд. сомду түзгөн¹ (МФУлардын валюталык тобокелдиктерин хеджирлөө инструменттери боюнча утурлама ак-


3.1.1-график. БФКМдин чогуу алгандагы активдеринин динамикасы



¹ Ушул жерде жана мындан ары активдер жана БФКМдердин кредит портфели Финансы компаниясын, БРАФты эске алуусуз көрсөтүлгөн, алар кредиттик союздардын жана коммерциялык банктардын активдерине рекредиттелген.

тивдерди жана милдеттенмелерди эске албаганда) жана 2010-жылдын жыйынтыгында алынган көрсөткүчтөрөгө салыштырганда (2010-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча МФУлардын валюталык тобокелдиктерин хеджирилөө инструменттери боюнча утурлама активдерди эске алуу менен 16,9 млрд. сом) 4,3 пайызга же 732,0 млн. сомго көбөйгөн (3.1.1-график). Ал эми 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгы ичинде БФКМдердин активдеринин өсүшү 2,6 млрд. сомду же 18,0 пайызды түзгөн (2010-жылдын 31-декабрына карата - МФУлардын валюталык тобокелдиктерин хеджирилөө инструменттери боюнча утурлама активдерди жана милдеттенмелерди эске албаганда 15,0 млрд. сом). 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгы ичинде БФКМдердин өздүк капиталынын өсүшү 21,0 пайыз чегинде катталган. Мында алардын, чогуу алгандагы милдеттенмелери 1,2 пайызга кыскарган. 2010-жылдын ушул эле мезгилиндегиге салыштырганда, бул мекемелердин өздүк капиталынын өсүшү 31,9 пайызды, ал эми чогуу алгандагы милдеттенмелери 10,1 пайызды түзгөн.

3.1.2-график. БФКМ боюнча ROA жана ROE көрсөткүчтөрүнүн динамикасы



2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча БФКМдердин чогуу алгандагы пайдасы² 718,2 млн. сомду түзгөн (3.1.2-график).

Отүп жаткан жылда алынган пайданын деңгээли 2010-жылдын биринчи жарым жылдыгындагы пайдадан дээрлик эки эсеге көп болгон (359,9 млн. сом). Мында өсүшкө негизинен БФКМдердин кредит портфелинин көбөйүүсү жана берилген кредиттер боюнча пайыздык чендердин бир аз жогорулатылыши, ошондой эле кредиттер боюнча жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайы камдардын азайуусу түрткү берген.

² БФКМдердин чогуу алгандагы пайдасы БРАФты жан Финкомпанияны эске алуусуз көрсөтүлгөн.

3.2. Кредит портфелинин түзүмү жана динамикасы

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин негизги иш багытынан болуп, кредиттөө саналат. БФКМдердин кредит портфели ақыркы жылдары ара-лыгында (3.2.1-график) алардын санынын кыскарышына карабастан, өсүш тенденциясына ээ.

Ушул жылдын биринчи жарым жылдыгында БФКМдердин чогуу алгандагы кредит портфели 2,9 млрд сомго же 26,0 пайызга көбөйүү менен 14,0 млрд. сомду түзгөн. Мында, чогуу алгандагы портфелдин көбөйүүсү 2010-жылдын ушул эле мезгилиндегиге салыштырганда, абсолюттук мааниде 3,8 млрд. сом же 36,3 пайыз чегинде катталган.


Кароого алынып жаткан мезгил ичинде БФКМдердин чогуу алгандагы активдеринин кредит портфелинин үлүшү 2010-жылдын 30-июнуна карата абал боюнча белгиленген 63,1 пайыздан ушул жылдын 30-июнуна карата алынган 79,2 пайызга чейин көбөйгөн (2010-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча чогуу алгандагы активдердеги кредит портфелинин үлүшү 65,6 пайызын түзгөн эле).

Мында, 2010-жылдын ушул мезгилиндегиге салыштырганда БФКМдердин карыз алуучуларынын санын 80 628 адамга же 22,6 пайызга өскөндүгү байкалган, бул жыйынтыгында келип 437 250 адамды түзөт. 2010-жылдын баш жагындағы салыштырганда, карыз алуучулардын санынын өсүшү 11,8 пайызды же 46 020 адамды түзгөн. Карыз алуучулардын санынын туруктуу өсүшкө ээ болуусу, калайык-калк арасында МФУлардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн талапка ээ болуп жаткандыгын тастыктайт.


БФКМдердин чогуу алгандагы кредит портфелинин түзүмүндө (3.2.3-график) 91,2 пайыз микрофинансалык уюмдардын кредиттерине, ал эми 8,8 пайызы кредиттик союздардын кредиттерине туура келет.

Кредит портфелинин тармактар жана региондор боюнча өзгөрүү динамикасы БФКМдерге артыкчылык берүүлөрдүн туруктуулугун чагылдырат. Алсак, областтар боюнча (3.2.3-график) кредит портфелинин негизги үлүшү Ош, Жалал-Абад областтарына жана Бишкек шаарына туура келет. Бүтүндөй алгандада, иш жигердүүлүгү өлкө түштүгүндө жана калктын алда канча


3.2.1-график. БФКМдин кредит портфелинин динамикасы




3.2.2-график. БФКМдин түрлөрү боюнча чогуу алгандагы кредит портфели



3.2.3-график. Областтар боюнча БФКМдин чогуу алгандагы кредит портфели (млн. сом)



3.2.4-график. БФКМдин экономика секторлору боюнча чогуу алгандагы кредит портфели



жыш жайгашуусу жана айыл чарба, соода тармактарында экономикалык жигердүүлүктүн орун алышынан улам, өлкө борборунда эң эле жогору экендиги белгиленген.

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында БФКМдердин кредиттеринин олуттуу бөлүгү айыл чарбага - 49,3 пайыз, соода жана кызмат көрсөтүүгө - 28,3 пайыз жумшалган (3.2.4-график). Айыл чарбага кредиттердин жетишээрлик жогорку үлүшү МФУлардын регионалдык ар тараптуулугу жана айылдык финансылык институттар сыйктуу эле кредиттик союздардын ишинин өзгөчөлүгү менен аныталган. Ал эми кредиттердин соодага концентрациялануусу БФКМдердин иш өзгөчөлүгүнүн үстөмдүк кылышы менен түшүндүрүлөт: кичи кредиттер эрежедегидей эле, кыска мөөнөттүү болуп жогорку ченге ээ, бул каражаттардын жогорку денгээлде жүгүртүү секторлоруна багытталышын шарттайт.

3.3. Негизги тобокелдиктер

БФКМдердин кредит портфели негизинен айыл чарбасы чөйрөлөрүндө, айыл-чарбасына байланыштуу жана айыл жергесинде жайгашкан бизнесте, ошондой эле соода чөйрөсүндө топтоштурулган. Айыл-чарбасын кредиттөө аба-ырайына жана климаттык шарттарга жана айыл калкынын кирешесинин аздыгына байланыштуу олуттуу тобокелдиктер менен коштолгон.

Айыл чарбага кредиттердин сезондук үлүшүнүн жогорулаши белгиленген, ал жыл башынан тартып 45,0 пайыздан 49,3 пайызга чейин көбөйгөн.

Тобокелдиктин башка фактору - бул концентрациялануу. Кредит портфелинде негизги үлүштүү чет өлкө донорлорунун каражаттарынын эсебинен түзүлүп, иш жүргүзүп жаткан 7 ири МФУ түзөт. Мына ушул МФУлардын кредит портфелинин үлүшү, БФКМдердин чо-гуу алгандагы кредит портфелинде 85,2 пайызды түзөт. БФКМдердин өсүшкө ык коюу тенденциясы тышкы инвестициялардын көлөмүнүн көбөйүп жатышы менен шартталган.

Банктык эмес мекемелеринин кредиттери боюнча пайыздык чендер, калайык-калктын кредиттердин бул түрүнө карата жогорку суроо-талабынын сакталып калышына, ошондой эле кредиттерди берүү жана тейлөө жагында БФКМдердин олуттуу тобокелдиктеринин ордун жабууга умтулуусуна байланыштуу, кыйла жогорку денгээлде калууда.

3.3.1-таблица. Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин орточо салмактанып алынган пайыздык чени (пайыздары)

Аталаши	2007	2008	2009	30.06.2010	2010	30.06.2011
Финансы компаниисы	14,3	13,5	14,6	15,1	15,5	15,6
* Өнүктүрүү фондусу	-	-	3,5	-	-	-
Микрофинансылык уюмдар	32,9	32,4	34,5	31,7	31,7	38,5
Кредиттик союздар	25,8	28,0	29,5	28,4	30,7	28,8
** Ломбарддар	167,9	132,3	-	-	-	-

* Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 7-майындагы №29/1 токтому менен Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 30-апрелиндеги №31 Декретинин негизинде, «Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусу» ЖАКка 2009-жылдын 2-сентябринда берилген №4 лицензия кайтарылып алынган.

** Маалыматтар, ломбарддарга лицензия берүү токтолуландыгына байланыштуу берилген эмес.

IV. ТӨЛӨМ ТЕНДЕМИ

4.1. Төлөм тендеминин түзүмү

Төлөм тендеми дегенден улам, төлөм инструменттеринин технологияларынын, жол-жоболорунун, эрежелеринин өз ара байланышын жана акча жүгүртүлүшүн камсыз кылган акча каражаттарын которуу системаларын түшүнүүгө болот. Өткө-рүлгөн төлөмдөрдүн түрлөрүнө жараша система, ири төлөмдөр системасы жана чекене төлөмдөр системасы болуп бөлүнөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм тендеми (улуттук төлөм системасы) дегенден улам, Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык акча каражаттарын которууну жүзөгө ашыруу боюнча иш алып барышкан чогуу алгандагы төлөм системаларын түшүнүүгө болот, Кыргыз Республикасынын резиденттери жана резидент эместери анын операторунаан боло алышат.

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын акырына карата абал боюнча Кыргыз Республикасында төлөм тендеминин төмөнкүдөй компоненттери иштеп турган:

1. Улуттук банктын ири төлөмдөр системасы - реалдуу убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы (ГСРПВ).
2. Клирингдик төлөмдөр системасы - майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасы (ПКС).
3. Төлөм карттары менен эсептешүүлөр системасы.
4. Акча которуулар системасы.

4.2. Банк продуктылар, тарифтер жана кызмат көрсөтүүлөр

Банктар кызмат көрсөтүү үчүн төмөнкүдөй ар кандай ыкмаларды пайдаланышат:

- бир операцияны жүргүзүү үчүн катталган тарифтер;
- операция суммасына же эсептеги калдыктарга жаравша белгиленген тарифтер;
- жүргүзүлгөн операциялардын санына жана суммасына жаравша бир мезгил ичиндеги төлөөлөр;
- түзүлгөн келишим шарттарына ылайык башка ыкмалар.

Энэ эле кенири пайдаланылган кызмат көрсөтүүлөрдөн болуп төмөнкүлөр саналат: эсептик-кассалык тейлөөлөр, документардык операциялар, нак эмес которуулар, баалуу кагаздар менен операциялар, кредиттерди берүү боюнча операциялар, төлөм карттарын тейлөө боюнча операциялар.

Кардарлардын тапшыруусу боюнча коммерциялык банктар төмөнкү операцияларды жүзөгө ашырышат:

- инкассалык, аккредитивдик жана которуу операциялары;
- карыздык милдеттенмелер боюнча банктык акцепти жана авалды берүүлөр;
- депозиттер жана кредиттер менен операциялар;
- баалуу кагаздарды, валюталарды жана баалуу металлдарды сатып алуу-сатуу;
- акцияларды жана облигацияларды жайгаштырууда ортомчуулук;
- инкассация боюнча кызмат көрсөтүүлөр;
- бухгалтердик тейлөөлөр, консультацияларды бе-рүүлөр жана кредиттик карттарды тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр.

4.1.1-таблица. Акча которуулар системасын тейлекен банктардың тизмеси

Коммерциялык банктын аталышы	Акча которуулар системасы
РК "Аманбанк" ААКсы	UNIstream, Western Union, Money Gram, Contact, Анелик, Лидер, Migom, Xpress Money, InterExpress, Аллюр, Золотая корона, Близко, Private Money
"Айыл Банк" ААКсы	Contact, UNIstream, Migom, Лидер, Western Union, Money Gram, InterExpress, Анелик, Золотая корона, Аллюр, Близко, Xpress Money, Privat Money, Faster
"АкылИнвестбанк" ААКсы	UNIstream, Migom, Contact, Лидер
"Банк Азии" ЖАК	Western Union, Contact, Анелик, Лидер, Migom, UNIstream, Близко, Золотая корона, InterExpress, Money Gram, Faster
"Банк-Бакай" ААКсы	Western Union, Money Gram, Contact, Лидер, Migom, UNIstream, Аллюр, Золотая корона, Аллюр, Быстрая почта
"Демир Кыргыз Интериэшнл Банк" ЖАК	Western Union, Анелик, UNIstream
Дос-Кредобанк ААКсы	Western Union, Contact, Анелик, Лидер, Migom, UNIstream, InterExpress, Близко, Золотая корона
ИБ "Ысык-Көл" ААКсы	Western Union, Money Gram, Contact, Анелик, Лидер, Migom, Быстрая почта, UNIstream, Близко, Аллюр, Private Money, Золотая корона
БТА Банк ЖАК	Western Union, Money Gram, Contact, Анелик, Лидер, Migom, Быстрая почта, UNIstream, InterExpress, Близко, Золотая корона, Caspian Money Transfer
Халык Банк Кыргызстан ААКсы	Western Union, Contact, Лидер, Migom, UNIstream, Золотая корона
"КИКБ" ЖАК	Western Union, Лидер, UNIstream, Migom, Анелик, Золотая корона, Близко, Contact
"Казкоммерцбанк Кыргызстан" ААКсы	Western Union, Быстрая почта
Кыргызкредит Банк ААКсы	Western Union, Contact, Анелик, Лидер, Migom, Быстрая почта, UNIstream, Близко, Золотая корона, Аллюр, Money Gram
КБ Кыргызстан ААКсы	Western Union, Золотая корона, Contact, Лидер, Migom, Быстрая почта, UNIstream, Анелик, InterExpress, Faster
"РСК Банк" ААКсы	Western Union, Лидер, Migom, UNIstream, Быстрая почта, Money Gram, Золотая Корона
АКБ "Толубай" ЖАК	Western Union, Золотая корона, Contact, Лидер, Migom, UNIstream, Близко
Экоисламикбанк ААКсы	Western Union, Contact, Анелик, Лидер, Migom, UNIstream, Аллюр, Быстрая почта, Золотая корона, Coinstar, InterExpress
UniCreditBank ААКсы	Western Union, Лидер, Migom, Быстрая почта, Золотая корона, UNIstream
Пакистан улуттук банкынын Бишкектеги филиалы	Western Union
ФинансКредитБанк КАБ ААКсы	Анелик, Contact, Лидер, Migom, Money Gram, Coinstar, Western Union, Unistream, Faster
Манас Банк ЖАК	Contact, Лидер, Migom, Western Union, Unistream, Золотая Корона

Отчеттук мезгил ичинде аккредитивди берүү (ачуу) боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы аккредитивдин суммасына жараша, орточо 0,2 пайыздан 3 пайызга чейинкини түзгөн.

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында 22 банк банктык гарантияларды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунушташкан. Бул кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы күрөөнүн суммасына жана түрүнө жараша болгон, ал эми банктык гарантияны берүү учун комиссиондуктар кароого алынып жаткан мезгил ичинде 0,3 пайыздан 5 пайызга чейинкини түзгөн.

Коммерциялык банктар ыкчам акча которуулардын эл аралык системасынын 20 түрү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунушташкан (4.1.1-табл.).

Интернет-банкинг системасына кошулуунун наркы, аны пайдаланууну уюштуруу ыкмасына жараша болгон. Отчеттук мезгил ичинде Интернет-банкинг кызмат көрсөтүүлөрүн төмөнкү банктар сунушташкан: РК "Аманбанк" ААКсы, "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАК, "АКБ Толубай" ЖАК, "ФинансКредитБанк КАБ" ААКсы, "Казкоммерцбанк Кыргызстан" ААКсы, "ЮниКредит Банк" ААКсы, "Дос-Кредобанк" ААКсы, "БТА Банк" ААКсы, ЖАК "Кыргыз инвестициялык-кредиттик банк", "Коммерческий банк Кыргызстан" ААКсы.

4.3. Нак жана нак эмес жүгүртүүлөр

4.3.1. Накталай жүгүртүүлөр

2011-жылдын 30-июнуна карата абал боюнча жүгүртүүдөгү акчалардын жалпы суммасы 45,5 млрд. сомду түзгөн жана 2010-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 8,6 млрд. сомго же 23,3 пайызга көбөйгөн.

Коммерциялык банктардын кассаларында 2,0 млрд. сом болгон, бул жүгүртүүдөгү акчалардын жалпы суммасынын 4,4 пайызын түзгөн.


Жүгүртүүдөгү акчалардын динамикасы 4.3.1.1-графикте көлтирилген.

Жүгүртүүдөгү акчалардын өсүшүнүн көбөйүүсү социалдык пакеттер боюнча мамлекеттик төлөөлөрдүн жогорулоосуна жана экономиканын нак акчаларды түркүтүү керектөөсүнө байланыштуу болгон.


Отчеттук жылдын биринчи жарым жылдыгында нак акчалардын коммерциялык банктардын кассаларына кайтып түшүүсү 97,1 пайызды түзгөн, бул 2010-жылдын биринчи жарым жылдыгындагыга караганда 2,6 пайыздык пунктка аз. Нак акчалардын кайтып түшүүсүнүн азайусу коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүсүнүн көбөйүүсүнө байланыштуу болгон. Нак акчалардын кайтарымдуулугунун көрсөткүчү 4.3.1.2-графикте чагылдырылган.

Отчеттук жылдын биринчи жарым жылдыгы ичинде нак акчалардын кайтарымдуулугунун кыйла жогорку көрсөткүчү Ош шаары боюнча 110,7 пайыз, Чүй обласы боюнча - 105,4 пайыз чегинде катталса, Бишкек шаары боюнча нак акчалардын кайтарымдуулугу 104,3 пайызды түзгөн. Кыйла төмөнкү көрсөткүч Нарын обласы боюнча - 63,3 пайыз (4.3.1.3-график.) чегинде катталган. Ош шаарындагы нак акчалардын кайтарымдуулугунун жогорку көрсөткүчү керектөө рыногунун кыйла каныккандыгы менен байланыштуу болгон, Бишкек шаарында жана Чүй обласында нак акчалардын кайтарымдуулугунун жогорку көрсөткүчкө ээ болуусу, банк жана финанссы мекемелеринин, соода жана өнөр жай ишканаларынын мына ушул жерлерде топтолушуна байланыштуу келип чыккан. 2010-жылдын биринчи жарым жылдыгына салыштырганда нак акчалардын областтар боюнча кайтарымдуулугу бүтүндөй республика боюнча анчалык өзгөргөн эмес.


4.3.1.1-график. Жүгүртүүдөгү акчалардын динамикасы




4.3.1.2-график. Нак акчалардын коммерциялык банктардын кассаларына келип түшүүсү, алардын берилүүши жана кайтарымдуулугу




4.3.1.3-график. Нак акчалардын областтар боюнча кайтарымдуулук көрсөткүчү




4.3.2.1-график. Банктар аралык төлөмдөрдүн көлемүнүн жана санынын динамикасы



4.3.2.2-график. Борбордук казыналыктын кириш жана чыгыш төлөмдерүнүн көлемүнүн жана санынын динамикасы



4.3.2.3-график. Гросстук система боюнча төлөмдөрдүн көлемүнүн жана санынын динамикасы



Жүгүрттүүде акчалардын өсүшү 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында экономиканын нак акчаларды реалдуу керектөөлөрүнө ылайык келген.

4.3.2. Нак эмес жүгүртүүлөр

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын төлөм системасы аркылуу 250,7 млрд. сом жалпы суммасындагы 603 689 төлөм өткөрүлгөн. 2010-жылдын экинчи жарым жылдыгындагы көрсөткүчкө салыштырганда төлөмдөрдүн көлөмү 6,9 пайызга көбөйсө, төлөмдөрдүн саны 0,8 пайызга азайган (4.3.2.1-график).

Борбордук Казыналыктын кириш төлөмдөрүнүн көлөмү отчеттук жылдын биринчи жарым жылдыгы ичинде 2010-жылдын экинчи жарым жылдыгына салыштырганда 2,3 пайызга жана 2010-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 8,8 пайызга кыскарса, Борбордук Казыналыктын чыгыш төлөмдерүнүн көлөмү 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын көрсөткүчтөрүнө салыштырганда 2010-жылдын экинчи жарым жылдыгында 29,9 пайызга азайып жана 2010-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 13,7 пайызга көбөйгөн (4.3.2.2-график).

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгы ичинде Улуттук банктын төлөмдөрдүн гросстук системасы аркылуу 221,5 млрд. сом суммасында 59 840 төлөм өткөрүлгөн. Өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда төлөмдөрдүн көлөмү 23,1 пайызга, ал эми төлөмдөрдүн саны 22 пайызга көбөйгөн (4.3.2.3-график). Төлөмдөрдүн клирингдик системасы боюнча өткөрүлгөн төлөмдөрдүн көлөмү 2010-жылдын биринчи жарым жылдыгындагы көрсөткүчкө салыштырганда 10,6 пайызга көбөйүү менен 29,2 млрд. сомду түзгөн. Төлөмдөрдүн жалпы саны 543 849 түзгөн, бул 2010-жылдагы тиешелүү көрсөткүчтөн 42,4 пайызга аз (4.3.2.4-график).

Банктар аралык төлөмдер системасында төлөмдөрдүн аймактык түзүмү көрсөткөндөй, төлөмдөрдүн көлөмү (жалпы көлөмдүн 92,2 пайызы) жана саны (жалпы санынын 69,7 пайызы) Чүй обласы менен Бишкек шаарына туура келет.

4.3.3. Банктык төлөм карттар менен эсептешүүлөр системасы

2011-жылдын 30-июнуна карата абал боюнча банктык төлөм карттардын эмиссиясы, эквайринги жана алар-

ды пайдалануу менен кардарларды эсептешүү-кассалык тейлөө жагында кызмат көрсөтүүлөрдү 22 коммерциялык банктын ичинен 21 банк сунуштаган, ал эми алардын 8и эл аралык системалардын, 4 банк локалдык системалардын, ошондой эле 17 банк "Элкарт" бирдиктүү улуттук системасынын карттарын чыгаруу боюнча эмитент болуп саналат.

Отчеттук мезгил ичинде "Элкарт" бирдиктүү улуттук системасы боюнча карттарды кабыл алуу жана тейлөө Бишкек шаары боюнча орнотулган 144 банкомат жана 566 терминал аркылуу ишке ашырылган, алардын ичинен 425 терминал коммерциялык банктардын филиалдарында жана сактык кассаларында, 141 терминал Бишкек шаарында, областтык жана райондук борборлордогу соода-сервистик пункттардын эл көп келген жерлеринде орнотулган.


Бүтүндөй алганда, 2011-жылдын 30-июнуна карата абал боюнча коммерциялык банктар тарабынан "Элкарт" бирдиктүү улуттук системанын 53 548 карты чыгарылган.

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгы ичинде төлөм карттары рыногунда иш жигердүүлүгүнүн артыши байкалган, бул тууралуу эмитирленген карттардын жана аларды пайдалануу менен ишке ашырылган транзакциялардын санынын көбөйгөндүгүн тастыктайт. Алсак, эмитирленген карттардын жалпы саны 2011-жылдын 30-июнуна карата абал боюнча 237 124, бул өткөн жылдагы ушул эле көрсөткүчтөн 5,3 пайызга көп (4.3.3.1- график).


Карттар боюнча ишке ашырылган транзакциялардын жалпы саны жана көлөмү алардын өткөн жылдын ушул эле мезгилиндеги санына жана көлөмүнө салыштырганда, тиешелүүлүгүнө жараша 30,5 жана 64,6 пайызга көбөйгөн (4.3.3.2-график).

Мурдагыдай эле, ишке ашырылган операциялардын көлөмүндө негизги үлүш банкоматтар жана терминалдар аркылуу карттарды пайдалануу менен акча каражаттарын алууга туура келген жана алар операциялардын жалпы көлөмүндө 9,8 млрд. сомду түзгөн, ал эми соода-сервистик ишканалардагы жүгүртүүлөр 496,6 млн. сом чегинде катталган. Мына ушул маалыматтар, нак акчага айландыруу операцияларынын эң эле көп ишке ашырылган түрүнөн болуп санала тургандыгын тастыктайт жана алар карттарды пайдалануу менен ишке ашырылган операциялардын жалпы көлөмүнүн 95 пайзын түзөт.


4.3.2.4-график. Клиринг системасы боюнча өткөрүлгөн төлөмдердүн көлөмүнүн жана санынын динамикасы



4.3.3.1-график. Эмитирленген карттардын санынын динамикасы



4.3.3.2-график. Банктык карттарды пайдалануу менен жүзгө ашырылган транзакциялардын көлөмүнүн жана санынын динамикасы



Банктарды өнүктүрүү стратегиясынын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп, банктык эсептердин салын көбөйтүү жана карттарды пайдалануу менен эл аралык, локалдык жана улуттук системалардын базасында "эмгек акы" долбоорлорун жүзөгө ашыруу саналат. Дал ушул долбоорлордун эсебинен банктар, карттардын эмиссиясынын жана транзакциялардын көлөмүнүн таасирдүү өсүшүнө жетишие алат жана бул, банктардын карттар рыногундагы позициясын чындоодо олуттуу кадам жасоого өбөлгө түзөт.

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында эл аралык, локалдык жана улуттук системалардын карттарынын базасында "эмгек акы" долбоорлорун жүзөгө ашыруу жана анын чөйрөсүн көнөйтүү жагында 21 коммерциялык банк иш-чараларды жүзөгө ашырган.

Мына ушул долбоорлордун чегинде бардык банктар тарабынан 463 долбоор ишке ашырылып 59 163 карт чыгарылган, бул чыгарылган карттардын жалпы санынын 24,9 пайзын түзөт.

Коммерциялык банктар карттарды кабыл алуу жана тейлөө боюнча инфраструктуралы өнүктүрүү ишин улантууда. Алсак, 2011-жылдын 30-июнуна карата абал боюнча системаларга бөлүштүрүүдө иштеп жаткан терминалдардын жана банкоматтардын жалпы саны төмөнкүчө болот:

- "Элкарт" системасы боюнча - 144 банкомат жана 566 терминал. Төлөм карттарын пайдалануу менен эсептешүүлөр системасын интеграциялоонун жыйынтыгы боюнча эл аралык системалардын бардык банкоматтары жана "Алай-Кард" локалдык системасынын 46 терминалы "Элкарт" улуттук төлөм карттарын тейлөөгө кабыл алышат;
- эл аралык системалар боюнча - 163 банкомат жана 1000 терминал;
- "Алай-Кард" системасы боюнча - 61 банкомат жана 220 терминал.

Ошентип, банктык төлөм карттар республиканын бардык аймактары боюнча жалпыга жеткиликтүү жерлерде орнотулган 368 банкоматта жана 1 786 терминалдарда тейлөөгө кабыл алынган.

4.3.4. Жол чектери менен операцияларды кошо алганда, чек ара аркылуу өткөрүлүүчү төлөмдөр

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын акыры-

на карата абал боюнча, Кыргыз Республикасында 22 банк (Улуттук банкты кошо алганда) SWIFT шериктештигинин мүчөсү болуп саналган. Улуттук банкты кошо алганда, 19 банк SWIFT Жамааттык пайдалануу түйүнү (УКП) аркылуу иш алып барат, ал эми 3 банк өз алдынча иштесе, 1 банк Казакстандагы башкы "Казкоммерцбанк Кыргызстан" ААКсынын офиси аркылуу ишин жүзөгө ашырат.

Отчеттук жылдын биринчи жарым жылдыгы ичинде чыгыш төлөмдөрдүн саны 1 349, кириш төлөмдөр - 3 777 чегинде катталган, бул көрсөткүчтөр 2010-жылдын биринчи жарым жылдыгындагы көрсөткүчке салыштырганда, тиешелүүлүгүнө жараша, 2,6 жана 7,1 пайызга кыскарган, ошондой эле 2010-жылдагы тиешелүү көрсөткүчке салыштырганда, тиешелүүлүгүнө жараша 7,1 пайызга жана 28,2 пайызга төмөндөгөн (4.3.4.1-график). Төлөмдөрдүн көлөмүнүн негизги үлүшү валюталардын номиналы боюнча АКШ долларына туура келген.

Жол чектери менен операциялар боюнча кызмат көрсөтүүлөр Кыргыз Республикасындагы 22 коммерциялык банктын ичинен 7 банк сунуштаган. Жол чектерин пайдалануу менен жүргүзүлгөн операциялардын саны 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында 39,1 млн. сом көлөмүндө 2 305 операцияны түзгөн. Кыргыз Республикасынын резидент эместери жол чектерин негизги керектөөчүлөрдөн болуп саналат.

4.3.4.1-график. SWIFT системасы боюнча транзакциялардын динамикасы



V. РЕАЛДУУ СЕКТОРДУН АБАЛЫ

5.1. Үй чарбасы


2011-жылдын январь-июнь айларында жумушчунун орточо айлык номиналдык эмгек акысы бүтүндөй республика боюнча (чакан ишканаларды эске албаганды) 8 185 сом чегинде калыптанган, бул 2010-жылдын ушул эле мезгилиндеги 9,4 пайызга карама-каршыны түзүү менен реалдуу мааниде алганда 1,8 пайызга көбөйгөн. Доллардык эквивалентинде алганда орточо айлык номиналдык эмгек акы 174,9 АКШ долларын түзгөн (отчеттук мезгил ичинде АКШ долларынын орточо маанинин курсу 1 долларга 46,8 сом деңгээлинде калыптанган).

Кароого алынган мезгил ичинде эмгек акынын өлчөмүнүн көбөйүүсү өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда экономикалык иштин бардык түрлөрү боюнча, анын ичинде кыйла олуттуусу - билим берүү жана саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө байкалган, анткени бул чөйрөлөрдө эмгектенген жумушчулардын эмгек акысы 2011-жылдын май айынан тартып жогорулатылган. Финансы чөйрөсүнүн, транспорт жана байланыш секторунун электр энергиясын, газды жана сууну өндүрүү жана бөлүштүрүү тармагында иштеген кызматкерлердин эмгек акысынын республикалык орточо деңгээлден олуттуу жогорулоо тенденциясы сакталып калууда. Ал эми эмгек акынын төмөн деңгээли билим берүү тармагында, саламаттыкты сактоо мекемелеринде, коммуналдык жана социалдык кызмет көрсөтүүлөрдү сунуштоо жагында калыптанган.

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде жеke ададардын акча которуулар системасы боюнча акча которууларынын түшүүлөрүнүн көбөйүүсү байкалган: 2011-жылдын январь-июнь айларында таза агылып кириүнүн жалпы көлөмү 2010-жылдын биринчи жарым жылдыгындағы көлөмүнө салыштырганда 43,6 пайызга өсүү менен 650,6 млн. доллар чегинде калыптанган.

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында күндөлүк жашоо минимумунун орточо жылдык өлчөмү 2010-жылдын акырындагы тиешелүү көрсөткүчкө салыштырганда 31,6 пайызга көбөйүү менен 4 609,0 сомду түзгөн. Орточо айлык эмгек акынын ушул көр-

5.1.1.1-график. Жеке адамдардын банктар алдындағы милдеттенмелери



сөткүчкө карата катышы 2010-жылдын ақырындағы 226,9 пайыздан 2011-жылдын июнь айынын ақырындағы 177,6 пайызга чейин төмөндөгөн.

5.1.1. Банк тутумунун алдындағы милдеттенмелер


Үй чарба секторунун банк тутумунун алдындағы милдеттенмелеринин суммасы 2010-жылдагы көрсөткүчкө салыштырганда 9,1 пайызга көбөйүү менен 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын ақырына карата 10,3 млрд. сомду түзгөн. Жеке адамдардын улуттук валютадагы кредиттер боюнча карызы 5,3 млрд. сомду түзүү менен 17,5 пайызга көбөйгөн, ал эми ошол эле учурда чет өлкө валютасындағы кредиттер боюнча карызы, 1,5 пайызга же сомдук эквивалентинде 5,0 млрд. сомго чейин өскөн (5.1.1.1-график). Натыйжада, жеке адамдардын милдеттенмелеринин түзүмүндө чет өлкө валютасындағы кредиттердин салыштырма салмагы 52,3 пайыздан 48,6 пайызга чейин төмөндөгөн.

Үй чарбачылыгына керектөө максаттарына берилген кредиттердин жалпы көлөмү 2011-жылдын январь-июнь айларында 2010-жылдын тиешелүү мезгилиндеги көлөмүнө салыштырганда 79,9 пайызга көбөйүү менен 1,5 млрд. сомду түзгөн, ал эми берилген кредиттердин жалпы көлөмүндөгү алардын үлүшү 7,2 пайыздан 9,9 пайызга чейин өскөн.

5.1.2. Калктын аманаттары

2011-жылдын ақырына карата жеке адамдардын депозиттеринин жалпы көлөмү жыл башынан тартып 17,5 пайызга көбөйүү менен 13,2 млрд. сомду түзгөн (5.1.2.1- график). Мында, калктын улуттук валютадагы депозиттери 22,8 пайызга, 6,0 млрд. сомго чейин, ал эми чет өлкө валютасында - 13,5 пайызга, сомдук эквивалентинде 7,2 млрд. сомго чейин өскөн. Калктын чет өлкө валютасындағы депозиттеринин үлүшү 2010-жылдын ақырындағы көрсөткүчкө салыштырганда 1,9 п.п. төмөндөө менен 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтығы боюнча 54,9 пайызды түзгөн.

5.1.2.1-график. Жеке адамдардын аманаттары



5.2. Корпоративдик сектор

5.2.1. Банк тутумунун алдындағы милдеттенмелер

2011-жылдын 1-июлунда карата республиканын аймагындағы иштеп турған чарба жүргүзүүчү субъекттердин саны 491,6 миң бирдикти түзгөн, бул өткөн жылдагы тиешелүү көрсөткүчкө салыштырганда 3,5 пайызга көп. Мурдагыдай эле, чарба жүргүзүүчү субъекттердин түзүмүндө дыйкан (фермердик) чарбалар жана жеке ишкерлер басымдуулук кылат.


2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында ишканалар менен уюмдардын¹ коммерциялык банктардын алдындағы чогуу алгандагы карызынын өскөндүгү белгиленген. Карабоого алынган мезгилдин акырына карата анын көлөмү 2010-жылдагы көлөмгө салыштырганда 10,2 пайызга көбөйүү менен 18,8 млрд. сомду түзгөн. (5.2.1.1-график).

Жаңы берилген кредиттердин көлөмү 2011-жылдын январь-июнь айларында өткөн жылдагы тиешелүү көрсөткүчкө салыштырганда 14,7 млрд. сомду түзүү менен 30,9 пайызга өскөн, улуттук валютада берилген кредиттердин көлөмү 27,5 пайызга көбөйүү менен 7,6 млрд. сомду түзгөн, ал эми чет өлкө валютасында кредиттөө 2011-жылдын январь-июнь айларында 34,8 пайызга, же 7,1 млрд. сомго чейин көбөйгөн.

Жаңы берилген кредиттердин тармактык түзүмүндө экономиканын көпчүлүк тармактарын кредиттөөнүн көбөйүүсү белгиленген. 2010-жылдагы биринчи жарым жылдыгындағы көрсөткүчтөргө салыштырганда айыл чарбасына кредиттердин үлүшү 13,7 пайызга чейин (+1,0 п.п.), керектөө кредиттерине - 9,9 пайызга чейин (+2,0 п.п.) жана ипотекага кредиттердин үлүшү - 4,2 пайызга чейин (+1,0 п.п.) көбөйгөн. Ошол эле учурда соодага кредиттердин үлүшү 2,8 п.п., 54,6 пайызга чейин, өнөр жайына кредиттер 6,1 пайыздан 4,7 пайызга чейин кыскарган. Даирдоого жана кайра иштетүүгө, транспортко, байланышка жана социалдык кызмет көрсөтүүлөргө кредиттердин салыштырма салмагы 1,9 пайыз суммасын түзгөн. "Жана башка" кредиттердин үлүшү 1,6 п.п. көбөйүү менен 9,0 пайыз чегинде катталган.

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгындағы ал-

5.2.1.1-график. Коммерциялык банктардын алдындағы корпоративдик сектордун карызынын динамикасы



¹ Юридикалык жактардын коммерциялык банктардын балансстык отчеттору боюнча карызы.

дын ала алынган маалыматтар боюнча экономиканын көпчүлүк тармактарында улуттук валютада сыйктуу эле, чет өлкө валютасында да жаңы берилген кредиттер боюнча пайыздык чен төмөндөгөн. Караго алынган мезгил ичинде банктарда улуттук валютадагы кредиттер боюнча чендердин орточо деңгээли өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 22,7 пайызды түзүү менен 1,2 п.п. төмөндөп, ал эми чет өлкө валютасында бул көрсөткүч 19,8 пайыз чегинде катталган (-0,1 п.п.).

Улуттук валютадагы кредиттер боюнча чендердин төмөндөсү соодага жана керектөө максаттарына кредиттерди эске албаганда, бардык тармактар боюнча белгиленген. Улуттук валютада кредиттер эң төмөнкү чен менен (орточо алганда бир мезгил ичинде 19,5 пайыз) ипотекага берилсе, эң жогорку ченде байланышка кредиттер (28,0 пайыз) болгон. Кыйла төмөнкү чен боюнча чет өлкө валютасында кредиттер өнөр жайга (бир мезгил ичинде орточо алганда 17,9 пайыз), эң жогорку чен менен - керектөө максаттарына (орточо 22,7 пайыз) берилген.


5.2.2 Дебитордук жана кредитордук карыздын абалы²

Экономиканын реалдуу секторунун ишканаларынын жана уюмдарынын дебитордук карызынын көлөмү 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча 57,4 млрд. сомду түзгөн, бул 2010-жылдын жыйынтыгындағы көрсөткүчкө караганда 5,0 пайызга (5.2.2.1-график) көп.

Дебитордук карыздын көлөмүнүн олуттуу өсүшү айыл-чарбада (14,0 эсеге) жана транспорт жана байланыш тармагында (153,3 пайызга) белгиленген. Мында, дебитордук карыздын жалпы көлөмүндө олуттуу салыштырма салмакты кайра иштетүү өнөр жай ишканалары (26,2 пайыз), кыймылсыз мүлк менен операциялар (20,2 пайыз) жана соода (15,6 пайыз) ээлэйт.

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн дебитордук карыздын көлөмү 2011-жылдын июнь айынын акырына карата өткөн жылдын жыйынтыгындағы ушул эле көрсөткүчкө салыштырганда 8,2 пайызга өсүү менен 5,7 млрд. сомду түзгөн. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн дебитордук карыздын үлүшү анын жалпы көлөмүндө 10,0 пайыз чегинде кат-

5.2.2.1-график. Корпоративдик сектордун дебитордук жана кредитордук карыздарынын динамикасы



² Финансы кызмат көрсөтүүлөрүн сунушташкан уюмдарды эске албаганда, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин алдын-ала маалыматтары боюнча.

талган. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн дебитордук карыздын жалпы көлөмүнүн 53,9 пайызы электрэнергиясын өндүрүү жана бөлүштүрүү боюнча ишканалардын карыздарына туура келген.

Отчеттук жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча кредитордук карыз 67,4 млрд. сомду түзгөн, бул анын өткөн жылдагы көлөмүнө салыштырганда 0,4 пайызга көп. Карыздын көбөйүүсү көбүнчө, айыл чарба ишканаларынын (6,0 эсеге), кайра иштетүү өнөр жайдын (125,8 пайызга), транспорт жана байланыш ишканаларынын (109,2 пайызга) карыздарынын өсүшүнүн эсебинен байкалган.

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздын көлөмү кароого алынып жаткан жылдын июнь айынын акырына каратада 2010-жылдын 31-декабрындагы көрсөткүчтүн маанисине салыштырганда 35,6 пайызга ёскөн, мында кредиттик карыздын жалпы көлөмүндөгү анын үлүшү 3,7 пайыздан 5,0 пайызга чейин ёскөн. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн кредитордук карыздын түзүмүндө олуттуу үлүш кайра иштетүү өнөр жай ишканаларына (38,7 пайыз), соодага (20,6 пайыз) жана электрэнергиясын, газды жана сууну өндүрүү жана бөлүштүрүүгө (13,3 пайыз) туура келет.

5.2.3. Финансылык натыйжалар³

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча реалдуу сектордун ишканаларынын операциялык пайдасынын көлөмү 20,8 млрд. сомду түзгөн. Операциялык пайданын негизги көлөмү кайра иштетүү өнөр жай ишканаларынан, транспорт жана байланыш, соода, ошондой эле электрэнергиясын, газды жана суунун өндүрүү жана бөлүштүрүү ишканаларынан алынган. Ал эми айыл-чарбасы, финанссылык иштер (алмашуу бюролору жана ломбарддар) жана билим берүү чөйрөсү 25,7 млн. сом өлчөмүндөгү чыгымга дуушар болушкан.

³ Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин алдын ала берген маалыматтары боюнча.

VI. ФИНАНСЫ СИСТЕМАСЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ


2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында республиканын финансы секторун өнүктүрүүнүн алгылыктуу динамикасы байкалган. Рыноктогу жагдай Кыргыз Республикасынын негизги соода өнөктөштөрүнөн болгон өлкөлөрдөгү экономикалык жактан туруктуу жогорулоосунун, ошондой эле экономикага кредиттердин өсүшүнүн алкагында түптөлгөн. Мында, берилген кредиттер боюнча пайыздык чендердин бир аз төмөндөгөндүгүнө карабастан, кредиттик ресурстардын наркы мурдагыдай эле, салыштырмалуу жогорку денгээлде калган. Отчеттук жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча банктар тарабынан берилген кредиттердин ИДӨгө карата катышы түрүндө туондурулган, финанссылык ортомчулук денгээли 14,2 пайыз¹ өлчөмүндө түптөлгөн.

Олкөнүн банктарды, банктык эмес финанссы-кредиттик мекемелерди, фондулук биржаларды, камсыздандыруу компанияларын, пенсиялык жана инвестициялык фондуларды камтыган финанссы системасында (6.1-график) банк сектору басымдуу орунду ээлейт. Бүтүндөй алганда, финанссы системасынын активдери 2010-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча тиешелүү көрсөткүчкө салыштырганда 4,5 пайызга көбөйүү менен 80,0 млрд. сомду түзгөн. Мында, финанссы системасынын активдеринин ИДӨгө карата катышы 34,6 пайыз денгээлинде түптөлгөн.

2011-жылдын январь-июнь айларында банк тутумунун кредит портфелинин мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздын жана пролонгацияланган кредиттердин үлүштүк мааниси менен аныкталган сапаттык мүнөздөмөсү жакшыртылган. Тармактар боюнча, банктардын кредит портфелинин көбөйүүсүнө сооданы кредиттөөнүн өсүшү негизги салым кошкон, ал бир мезгил ичинде жаңы берилген кредиттердин бардык көлөмүнүн жарымынан көбүрөөгүн түзгөн.


Мында, кредит портфелдин жалпы көлөмүндө мындаид кредиттердин салыштырма салмагы 2011-жылдын 1-июлуна карата 44,7 пайыз (+1,7 п.п.) өлчөмүндө түптөлгөн. Башка тармактардын үлүшү бир аз өзгөр-

6.1-график. Финанссы системасынын активдери (2011-жылдын 1-июлуна карата) (млн. сом)




¹ ИДӨгө карата 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн.

6.2-график. Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финанссы-кредит мекемелердин кредит портфели



6.3-график. Коммерциялык банктардын экономика тармактарын 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында кредиттөөсү, (пайыздарда)



гөн: айыл чарбасына кредиттердин салыштырма салмагы 12,7 ден 14,0 пайызга чейин, керектөө кредиттериники - 7,1 пайыздан 7,7 пайызга чейин, өнөр жайга кредиттер - 0,1 п.п., 5,7 пайызга чейин көбөйгөн, ошол эле учурда ипотекага кредиттердин үлүшү 10,8 пайыздан 9,6 пайызга, курулушка - 7,7 пайыздан 6,1 пайызга чейин кыскарган. Транспорт, байланыш, даярдоого жана кайра иштетүүгө жана социалдык кызмат көрсөтүүлөргө кредиттер, мурдагыдай эле, бир аз үлүштү - суммардык тартипте 2,0 пайызды түзгөн. "Жана башка" кредиттердин салыштырма салмагы жарым жылдык ичинде 11,3 пайыздан 10,2 пайызга чейин азайган.

Отчеттук жылдын биринчи жарым жылдыгы ичинде депозиттер рыногундагы жагдай туруктуу катары мүнөздөлгөн. Коммерциялык банктардагы аманаттар, негизинен талап боюнча төлөнүүчү депозиттердин жана мөөнөттүү аманаттардын тиешелүү өзгөрүүлөрүнүн эсебинен орточо өсүштү көрсөткөн. Мында, валюталардын түрлөрү боюнча депозиттик базанын көбөйүүсү, сом түрүндөгү сыйкутуу эле, валюталык депозиттердин эсебинен да дээрлик барабар деңгээлде жүргөн.


2011-жылдын 6 айы үчүн баалуу кагаздар менен тооруктардын көлөмү Кыргыз Республикасынын фондулук рыногунда 630,7 млн. сом же 2010-жылдагы ушундай көрсөткүчке салыштырганда 103,3 пайыз өлчөмүндө түптөлгөн, ал эми келишилген бүтүмдөрдүн саны өткөн жылдын январь-июнь айларындағы көрсөткүчке салыштырганда 33,8 пайызга көбөйүү менен 1131 түзгөн. Көрүлүп жаткан аракеттердин эффективдүүлүгүн жогорулатуу процессинде, кароого алышып жаткан мезгил ичинде иштеп жаткан фондулук биржалардын бирдиктүү тоорук аяңтасына, анын ичинде бардык брокердик компаниялардын түзүлгөн структураларын катышуучуларынын курамына өтүшүн шарттаган биригүүсү жүргөн. Мындан тышкары, мамлекеттин аны башкарууга түздөн-түз катышуусун болжолдогон, бирдиктүү улуттук депозитарийди түзүү жөнүндө мақулдашууга жетишилген.

Камсыздандыруу компаниясы жана мамлекеттик эмес пенсиялык сектор негизги иш көрсөткүчтөрүнүн көбөйгөндүгүнө карабастан, мурдагыдай эле, өлкөнүн финансы секторунун өнүгүү процессинде бир аз гана роль ойнойт.


Алсак, 19 катталган камсыздандыруу уюмдарынын ичинен, кайра камсыздандыруучу 2 компанияны, ошондой эле резидент эместердин катышуусу менен беш компанияны кошо алганда, 14ү ишин жүзөгө ашырышууда. Камсыздандыруу сый акыларынын өлчөмү 2011-жылдын январь -июнь айларында өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 4,7 пайызга, 154,1 млн. сомго чейин көбөйгөн. Камсыздандыруунун түрлөрү боюнча камсыздандыруу продуктуларынын жалпы портфелинде мүлктүк камсыздандыруу үстөмдүк кылуучу абалды ээлөөдө. Камсыздандыруу уюмдарынын чогуу алгандагы активдери отчеттук жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча 833,7 млн. сомду түзгөн жана өткөн жылдын ушундай эле мезгилине салыштырганда 3,6 пайызга көбөйгөн. Өтүп жаткан жылдын биринчи жарым жылдыгында камсыздандыруу компанияларынын активдеринин ИДӨгө карата катышы 0,4 пайыз деңгээлинде түптөлгөн.

Топтолгон (мамлекеттик эмес) пенсиялык камсыз кылуу системасы "Кыргызстан" жана "Жаны Азия" мамлекеттик эмес пенсиялык фондулардан (МПФ) турат. Акыркысы, 2009-жылдын орто ченинде лицензия алгандыгына карабастан, мурдагыдай эле, рыноктогу өз ишин жүзөгө ашырган эмес. Кароого алынып жаткан жарым жылдыкта 2001-жылдын 1-июлуна карата 20,4 млн. сомду түзгөн тиешелүү пенсиялык топтоолордун көбөйүү тенденциясынын сакталып турғандыгы белгиленген, бул, жыл башындагы көрсөткүчтөн 11,8 пайызга көп. Мында, "Кыргызстан" МПФсынын активдеринин өлчөмү жыл башынан бери 9,2 пайызга көбөйүү менен 26,1 млн. сомго жеткен. 2011-жылдын январь-июнь айларында "Кыргызстан" МПФсында пенсия алуучулардын санынын көбөйүү тенденциясы байкалган. Отчеттук жылдын 1-июлуна карата абал боюнча МПФсынын өз ыктыяры менен пенсиялык камсыздоо келишимин түзгөн МПФ катышуучуларынын жалпы саны 2 387 адамды түзгөн.

6.4-график. Коммерциялык банктар тарабынан берилген кредиттердин жана узак мөөнөттүү кредиттердин жалпы көлемүнүн динамикасы



6.5-график. Коммерциялык банктар тарабынан 2010-жылдын экинчи жарым жылдыгында берилген кредиттеринин төлөө мөөнөтү боюнча түзүмү (пайыздар)



VII. АТАЙЫН МАСЕЛЕЛЕР

SWIFT Кыргыз Республикасында



SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (Бүткүл дүйнөлүк банктар аралык финансыйлык телекоммуникациялар коомчулугу) болуп чечмеленет жана ал SWIFT коомчулугунун мүчөлөрүнүн ортосунда чек ара аркылуу өтүүчү жана ички төлөмдөрдү өткөрүү үчүн маалыматтардын жана билдириүүлөрдүн ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылган телекоммуникациялык системаны түшүндүрөт.

Банктар, брокердик фирмалар, инвестициялык компаниялар, биржалар сыйктуу, ар кандай финансыйлык мекемелер жана башка корпоративдик кардарлар SWIFTтин кардарларынан болуп саналышат. SWIFT системасын пайдалануучулар бири-бирине беришкен электрондук билдириүүлөр жогорку деңгээлде корголгон. Ошол эле учурда алардын наркы анчалык жогору эмес. Бул системаны түзүүчүлөр тарабынан көрсөтүлгөн маалыматтарды берүү эрежелери жана форматтары, учурда, эл аралык стандарт статусуна ээ болушкан.

Учурда, SWIFT 9 700дөн ашуун банктык уюмдарды, финансыйлык институттарды жана корпоративдик кардарларды бириктирип турат, алар дүйнөнүн 209 өлкөсүндө жайгашышкан. Бири-биринен алыс аралыкта жайгашкандыгына карабастан, алар жыл бою жана күнүне 24 saat бою өз ара маалымат алмашып, иш жүргүзө алышат. Бир нече ондогон миллион финансыйлык билдириүүлөр алар тарабынан күн сайын берилет жана алардын жалпы суммасы 5 триллион доллардан ашыгыраакты түзөт.

SWIFT өз кардарларына өздүк коммуникациялык платформаларды, продуктуларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштайт, алар кардарларга ишенимдүү түрдө жана коопсуз абалда финансыйлык маалымат алмашууга өбөлгө түзөт. Ошондой эле, SWIFT катализатор катары иш алыш барат, ал финансыйлык коомчулукту бириктириет, бирдей кызыкчылыктагы стандарттарды өз ара биргелешип аныктоого жана финансыйлык маселелерди кароого түрткү берет.

SWIFT төлөм системасы бүгүнкү күнү дүйнөлүк коомчулукта кеңири пайдаланылган банктар аралык төлөм системасы болуп саналат жана келечекте анын позицияларын бекемдөө күтүлүүдө, анткени банктар аралык билдириүүлөрдүн санынын өзгөрүүсүз өсүшү болжолдонууда. Мында, SWIFT өздүк форматтарын жана билдириүүлөрдүн түрлөрүн колдонот, алар башка эсептешүү системалары үчүн үлгү болуп саналышат.

Учурда, Кыргыз Республикасында 22 банк SWIFTти пайдалануучу болуп саналышат, алардын ичинен үчөө SWIFT системасына өз алдынча кошулса, он тогузу SWIFT Жамааттык пайдалануу түйүнү (SWIFT ЖПТ) аркылуу иштешет. Улуттук банк SWIFT ЖКПнын оператору болуп саналат. 2008-жылдан тартып 2011-жылга чейинки мезгил ичинде SWIFT ЖКПга 4 катышуучу кошулган: "Айыл Банк" ААКсы (2009-жылдын биринчи чейреги), "Акылинвестбанк" ААКсы (2009-жылдын үчүнчү чейреги), "Залкар банк" ЖАК (2011-жылдын биринчи чейреги) жана "БТА банк" ЖАК (2011-жылдын үчүнчү чейреги).

SWIFT Жамааттык пайдалануу түйүнү аркылуу SWIFTке кошуулуга эки режимде жол берилет: "Shared connection" режиминде жана "Own connection" режиминде. Учурда, SWIFT ЖПТ аркылуу "Shared connection" режиминде 15 коммерциялык банк жана Улуттук банк иштешүүдө. Ал эми SWIFT ЖПТ аркылуу "Own connection" режиминде 4 коммерциялык банк иш алыш барууда.

SWIFT ЖПТнын бардык пайдалануучулары "SWIFT ЖПТнын иштөөсү жана аны пайдалануу процессинде пайдалануучулардын өз ара аракеттешүүсү жөнүндө ар тараптуу келишимге" кол коюшкан, анда SWIFT ЖПТнын иштөө учурунда пайдалануучулардын өз ара аракеттешүү, SWIFT ЖПТга кошулуу жана анын курамынан чыгуу, штаттан тышкаркы жагдайлар, аудит жүргүзүү жана SWIFT ЖПТны модернизациялоо маселелери чагылдырылган.

"Төлөм системасында штаттан тышкаркы жагдайлар орун алган шартта Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобого ылайык, банкта штаттан тышкаркы жагдайлар орун алган учурда, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары төлөмдердү SWIFT боюнча өткөрүүсү үчүн Бирдиктүү тейлөө борбору (ЕСЦ) иштөөдө.

Учурда SWIFT коомчулугу менен SWIFT Alliance миграциялоонун алкагында продуктуларды жана тейлөөнү өнүктүрүү жана Alliance 7.0 версиясына чейин программалык камсыз кылуунун бардык тилkesин жаңылоо планы каралган. 6.X версиясындагы SWIFT Alliance продуктуларын техникалык жактан колдоонун бүтүү мөөнөтү 2012-жылдын 31-мартына чейин. Бул мөөнөткө карата Кыргыз Республикасынын SWIFTти бардык пайдалануучулары миграциялоону жүзөгө ашыруулары тишиш. Натыйжада, пайдалануучулар SWIFTтин жаңы функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн жана тейлөөлөрүн колдоно альшат.

Жакында SWIFT - Sibos 2011 Финансы индустриясынын кезектеги 33- эл аралык форуму аяктады. Sibos - бул, бир нече катышуучуларды - банктардын, финансы-кредиттик мекемелердин жана корпорациялардын өкүлдөрүн, ошондой эле иштеп чыгуучуларды жана жабдууларды берүүчүлөрдү жана дүйнөлүк финанссылык индустриясы үчүн чечимдерди чогулткан жагдай.

Sibos форумдары 1978-жылдан бери дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрүндө жүргүзүлөт. Бостон шаарында өткөн Sibos 2007, 7500дөн көбүрөөк катышуучу чогулткан. 2008-жылы Sibos форуму Венада болуп өткөн, ага 10000ден ашык адам катышкан. Sibos 2009 Гонконгдо форумдун 5782 делегатын чогулткан. Ал эми Амстердамдагы (Нидерландыдагы) Sibos 2010, 200 өлкөнүн ичинен 9 000 жакын катышуучуну топтогон.

Sibos 2011 Торонтодо (Канадада) 2011-жылдын 19-23 сентябринде болгон. Sibos 2011 Эл аралык финанссылык форум дээрлик 200гө жакын өлкөдөн 6000ге жакынды чогулткан. Россия, КМШ өлкөлөрүнөн келген делегациялар бул жылы 100 катышуучудан ашыгыраакты түзгөн, алардын ичине Улуттук топтордун Төрагалары жана Россия банкынын, ири коммерциялык банктардын, кредиттик уюмдардын жана фондуулук рынокторго катышуучулардын жетекчилери да киришет.

Пленардык отурумдарда жана форумдун сессияларында дүйнөлүк финанссылык инфраструктуралыны өнүктүрүү, эсептешүүлөрдүн улуттук жана чек ара аркылуу өтүүчү системаларын жакшыртуу, инновациялык сервистерди жана продуктуларды жайылтуу боюнча актуалдуу маселелердин көнүри чөйрөсү талкууланган. Корпорацияларды

SWIFTке кыйла жигердүү кошуу процесстерине, ошондой эле стандарттарды өнүктүрүү маселелерине (ISO 20022, XBRL, LEI жана башкаларды) көбүрөөк көңүл бурулган. Sibos ошондой эле заманбап маалымат технологияларынын ири эл аралык көргөзмөсү болуп саналат. Адатка айлангандай, экспозициялардын катышуучуларынан болуп, автоматтاشтырылган банктык системаны өндүрүүчүлөрдү жана айрым тиркемелерди, системалуу интеграторлорду, дүйнөлүк ири банктарды, финанссылык жана клирингдик уюмдарды кошо алганда, технологиялык чечимдерди дүйнөлүк алдыңкы берүүчүлөр саналышат.